



КЫРГЫЗДЫН
САЛТТУУ
ЭЛЕЧЕГИ

КЫРГЫЗСКИЙ
ТРАДИЦИОННЫЙ
ЭЛЕЧЕК



THE
CHRISTENSEN
FUND

ЭЛЕЧЕК
долбоору

УДК 391/395

ББК 63.5

Э 45

Э 45 Элечек долбоору: Кыргыздын салттуу элечеги Кыргызский традиционный элечек. – Б.: 2016. – 112 б

ISBN 978-9967-9020-3-9

«ЭЛЕЧЕК» долбоору

Түрдүү жагдайлардан улам жоготууга учурал жаткан кыргыздын күнүмдүк жашоо турмушунда маанилүү буюмдарбызыз, кийим-кечелериз бар. Алардын бири элечек.

Элечек совет доору орноп жаткан мезгилден тарта жоготууга учурал, жыл еткөн сайын кийилүүден чыгып кеткен. Андан дагы эң маанилүү болгон биздин салт-санаабызды, нукура ыкмаларды билген, көргөн инсандарбызыздын саны күн етүп азаюуда. Кыргыз кийим-кечелери толук кандуу изилділбесе да, биздин учурга жеткен баалуу маалыматтар аз эмес.

«Элечек» долбоорунун иш тобу, элечекти изилдеп чыгууда, аз санда болсо да, бирок биз учун баалуу маалыматтылардын сактаган, билген, көргөнү боюнча жана ошондой эле этнографиялык материалдарга таянып элечектердин түзүлүшүн, ороп чыгуу ыкмаларын изилдөөгө, аны сактоого жана кызыккан адамдарга жайылтууга максат койду.

Талаа материалдары Ысык-Көл, Нарын, Ош жана Тажик Республикасынын Мургаб районунда жашаган кыргыздардан алынды.

Алдырызда башталган чон ишке тез арада көп убакыт, билим, тажрыйба талап кылышаарын билебиз.

«Элечек» долбоору «Кристенсен» фонду тара-бынан көлдөндөн.

Мындай маанилүү долбоорго көмөк көрсөктөндүгүнөр үчүн терек ыраазычылык билдирибиз.

Проект «ЭЛЕЧЕК»

У кыргызов есть много вещей, использующихся в быту, и одежды, которые были утеряны в результате разных обстоятельств. Одной из них является элечек - традиционный женский головной убор.

Со времен Советского Союза элечек был почти забыт и с годами стал мало одеваемым головным убором. И сейчас, день за днем, уменьшается число носителей, людей, знающих традиции-обычаи и традиционные методы изготовления, которые являются очень важными для нас. Несмотря на то, что кыргызские традиционные вещи не исследуются в полной мере, имеется всё же немало важных материалов, дошедших до нас.

Рабочая группа проекта «Элечек» в своей исследовательской работе, пусть даже в малой степени, своей целью ставила сохранение важных носителей информации, их знания и умения, а также, опираясь на этнографические материалы, исследовали структуру и методы изготовления для сохранения элечека и распространения информации для интересующихся лиц и, конечно же, для передачи следующему поколению.

Материалы, полученные в результате полевых исследований, были взяты у носителей, живущих в областях: Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, а также у кыргызов, живущих в Мургабском районе Таджикской Республики.

Мы знаем, что для дальнейших наших работ и исследований требуется очень много времени, знаний и практики.

Проект «Элечек» был реализован при поддержке фонда Кристенсен.

Мы выражаем огромную благодарность за помощь и поддержку в столь важном проекте.

Э 0505000000-16

УДК 391/395

ISBN 978-9967-9020-3-9

ББК 63.5

© Общественный фонд «Мин-Кыял», 2016

Салттуу элдик кийимдердин бири болгон баш кийим коргоочу, сактоочу, космогониялык, жыныс курактык, статустук, декоративдик өндүү бир нече кызматтарды аткарган.

1. В. А. Мешкерис «Согданын кушан статуткаларындагы аялдардын чалма сымал баш кийимдери»

«Каз элечек бош таштап,
Катарлап төө көч баштап,
Кан-Жайлоо көчкө жарашкан».
Женчикок

Кыргыздын салттуу элечеги

ҚЫСКАЧА МААЛЫМАТТАР

Тарыхы жана изилдениши

Элечек /илек/, келек/ же оролмо турмушка чыккан аялдардын баш кийими өткөн кылымдын 20 – 30-жылдарында кыргыздардын турмуш-тиричилигинен массалык түрдө колдонуудан чыга баштаган. Буга төмөндөгү кырдаалдар – жашоо образынын көммөндүктөн отурук жашоого өтүүсү, эмгектин, иштин жана тиричиликтин формасынын өзөгрүшүнүн түп тамырына чейин таасирин тийизген коллективдештируү, андан соң эле индустримальдаштыруу себеп болду. Аялдардын оролмо (чалма) сымал баш кийимдерин кыргыздардан тышкary аларга коңшулаш жашаган Орто Азия элдери да кийишкен – 19-кылымда элечек турмуштагы аялдын милдеттүү баш кийими болуп казактарда, вәбектерде, тажиктерде, цыгандарда, бухара еврейлеринде көнүри таркалган. Археологиялык маалыматтарга ылайык, оролмо өндүү баш кийимдерди Орто Азиянын түштүк чөлкөмдерүндө жашаган аялдар кушан доорунан бери эле кийишип келген

/В. А. Мешкерис «Женские чалмообразные головные уборы на кушанских статуэтках Согда»/.

Бүгүнкү күндө кыргыз аялдары кайсы мезгилдерден тартып элечек кие баштагандыгы тууралуу так маалыматтар жок.

Ошентсе да, 19-кылымдын ортосунан тарта орустун жана башка мамлекеттердин ар кыл изилдөөчүлөрү жана жөн гана саякатчылары тарабынан кыргыздар тууралуу төмөндөгүдей айткандары бар.

Изилдөөчү П. П. Семенов /Тянь-Шанскийдин/ 1857-жылы тундук Кыргызстанга жасаган саякатында, бугу уруусундагы манап Боромбайдыкына келгенде аны коштол жүргөн сүрөтчүсү П. М. Кошаров тартып алган сүрөт биздин күнгө чейин жеткен элекчектин эң алгачкы сүрөттү болушу мүмкүн.

Мындан бир нече жыл мурун Ысык-Көлден жаш окумуштуу Чокон Валиханов, бул баш кийими сүрөттөн берген жана анын бир катар сүрөттөрүн тартып алган: «Турмушка чыккан аялдын кийими жана касалгалары кызылкынан баш кийими жана чачынын ерулүшү менен айрымаланып турат. Аялдар башына эки ак жооплукту оронушат. Бирин – жаагына, экинчисин башына чалма түрүндө ороп альшат. Кыздары учу учтую келген кичине учуктары бар ак топу тагынышат. Аялдары болсо чачтарын эки өрүм кылып, учтарын биритирип өрүп чачтын учунан тыйын, акыч, занкир ж. б. колунда болгон нерселерди тагып альшат. Кыздары чачтарын тал-тал кылып өрүшүп, колунда болгон нерселер – ақак, шуру, мончоктор менен кулактын тубун кооздоп альшкан».

Ал эми Н. Д. Зеланд 1885-жылы минтип жазат – «... бирок алар /аялдар/ башына беттин жаак бөлүктөрүн, башты, ийинди жана далыны жаап туруучу ак жука башлык кийишикен. Бул башлык өндүү

топуга (лечак) дагы кошумча... ошол эле кездеменин кесиндиси узатасынан сыртынан оролгон. Кыздары лечактын ордуна баштарына топу кийишкен».

/Н. Д. Зеланд «Киргизы: этнографический очерк»/.

1897-жылы орус аскери Б. Л. Тагеев Памир кыргыздары жөнүндө – «... Боз үйлөрүн чечишип, болгон жүкту төөлөргө жана памир топоздоруна жүктешүп, аялдары өздөрүнүн жибек кейнектөрүн кийишип тилп, кек асыл таш менен кооздолгон күмүш курларын, шуру мончоторун тагынышат. Баштарына түстүү тасма менен байланган чоң чалманы оронушат...»

Швед окумуштуусу жана жазуучусу Свен Андерс Гедин 19-кылымдын акыр жагында өзүнүн Памирге болгон саяктында көптөгөн фото, сүрөттердү тарткан. Аладын арасында кыргыздардын портреттери да болгон

/С. Гедин «В сердце Азии»/.

Памирде кызмат өтөгөн орус аскери Б. Л. Громбчевский өзүнүн жазууларында эгер кыргыздын кийимдеринин кээ бир айрымачылыктарын жана өзгөчөлүктөрүн билип алсан, кыргыз аялын жолуктурганда анын элчегинин оропшуу, бийиктиги, арткы белгүгүндөгү /кеп такыя/ сайылган саймага карап туруп ал аялдын кайсы уруудан экенин жаңылbastan аныктоого боло турганын айтат.

20-кылымдын башынан тартып узак убакыт бою Орто Азия жана Казакстан боюнча аттайын саяккаптап чыккан орус сүрөтчүсү жана фотографы С. М. Дудин ар кыл биумдардын – кийимдердин, тиричилик буюм тайымдарынын ж. б. уникалдуу коллекциясын топтогон, ошондой эле бул аймакта жашаган элдердин, уруулардын өкүлдөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын түштүгүндө, ошондой эле Таласта жашаган кыргыздардын көптөгөн фото сүрөттерүн тартып алган. Анын фотолорунда ар түрдүү формадагы элчек кийген аялдар чагылдырылган.

Совет мезгилинде, өткөн кылымдын жыйырманчы жылдарында этнографиялык материалдарды топтоо боюнча окумуштуу Федор А. Фиельструп көптөгөн иштерди жасаган. СССРдин калкынын уруулук тутумун изилдөө боюнча Комиссиянын кызматкери болуп турганда ал Тянь-Шандын жана Фергананын бир катар райондорун изилдеген. 2002-жылы ал топтогон материалдардын негизинде жарыкка чыккан «XX кылымдын башынdagы кыргыздардын турмушундагы үрп-адаттардан» китебинде элчекке байланыштуу бир катар кызыктуу маалыматтар берилген.

Кыргызча-орусча сөздүктүн /1940-ж./ жана Орусча-кыргызча сөздүктүн /1944-ж./ түзүүчусу, советтик тиличи-түрколог Константинович Юдахин да элчек боюнча өзүнөн кийин баалуу маалыматтарды калтырган. Лингвистикалык мүнөздөгү изилдөөлөр менен катар эле анын талаа иштеринде тартылган фотолору да болгон.

Өткөн кылымдын 50-жылдары комплекстүү талаа изилдөөлөрүн жүргүзгөн Елена И. Махова дәэрлик буткүл Кыргызстан боюнча кыргыздардын кийими тууралуу көнүри материал топтогон.

Кыргыздардын этнографиясы боюнча алгылыктуу эмгектери менен белгилүү болгон Клавдия И. Антипина өзүнүн «Түштүк кыргыздарынын материалдык маданиятынын жана колдонмо искуствосунун өзгөчөлүктөрү» аттуу монографиясында түштүк региондун элчегин абдан көнүри сүрөттөп берген.

Ал эми төмөнде айтылуучу эки изилдөөчүнүн бизди кызыктырган темадагы материалдарын толугу менен берүүнү туура көрдүк.

Изилдөөчүлөр элчек жөнүндө
Е. И. Махова

Түндүк Кыргызстанда аялдардын баш кийими анча чоң эмес аркага түшүп турган сымасы бар топучадан жана сыртынан оролгон оролмодон турган. Оролмопоруна жука ак кездеме же даки колдо-нулган.

Аялдардын баш кийими оролмопорунун келбетине жана топучанын кооздугуна жараша төрт түргө белгүнет.

Ысық-Көл, Чүй жана Тянь-Шандын қыргыздарынын баш кийиминин оромдору биригин артынан бири тегиз өйдө көздөй спираль түрүндө оролот. Оролмо тегерек оролуп аялы сол жака жыгылат.

- Талас өрөөнүнде жана азырык Ош обlastынын тундук бөлүгүндө жайгашкан саруу, кытай, күчүчү, жетиген жана багыш уруулары тегерек жана сүйрү оролмо кийишкен; анын өйдө жагы көнүрли болуп (жыгымы жок) маңдайы салыштырмалу чыгып турган.

Азырык Ош обlastынын чыгыш аймактарында жашаган мундуз жана басыз урууларынын аялдарынын оролмопорунун көлөмү анча соң эмес келип, маңдай жагы алдыға өтө чыгып турган. Туулга сымал топучанын кылдаттан жибек жиптер менен сыймалап чыгышкан: чекесине, жаагына келчу жагын жана аркасына түшчү сыйманы сыймалашкан. Ортолоруна тээк кошулуп узун байлам маржандар топуучага бекитилет.

Ош обlastынын түштүк-батыш аймактарында жашаган ичкилик тобунун оролмопору тегерек жана бийик келген, топучаны туулга сымал болгон. Кээ бир учурларда оролмопорун үстүнөн жолук таштап коюшкан, жолкутун аркага түшкөн бурчун сайма жана чачылар менен кооздол коюшкан. Оролмопору ар кандай кооздошкон: маңдайдан кесилишип өткөн сыймаланган сыймалар, жибек сыймалар, күмүш коодуктар, маржандар, тыйындар, жана берметтер.

Ысық-Көлдүн айланасында, Чүй өрөөнүнде элчеккен апалар улгайган аялдар абдан чанда көздешкен, Тянь-Шанда бир аз көбүрөк болгон. Талас өрөөнүнде байыркы баш кийим болгон илеки көнүрлөттөр тараган, аны орто курактагы аялдардан да көрүүгө болгон. Түштүктүү көздөй бул баш кийим чанда көздешкен, Оштун түштүк аймактарында ал колдонуудан тақыр чыгып калган. Тажикстандын Жергетал районунда жашаган қыргыздардын байыркы баш кийими үллөнүү үллөтүндө гана колдонулуп калган.

/«Народы Средней Азии и Казахстана» 1963-ж. топтомунан/

К. И. Антипина

/«Түштүк қыргыздарынын материалдык маданиятынын жана колдонмо искуствосунун өзгөчөлүктөрү» китебинен, 1962-ж./

Элчек XIX к. аялы жана XX к. башында Қырсыстандагы аялдардын жалпы баш кийими болгон. Түштүктүү анын элчек, илеки, калык деп аташкан. Ал бир нече бөлүктөн: туулга сымал топудан (кеп-такыя, кеп чач, чач кеп, баш кеп), шуруу илимкетен, жоопуктан, элчектин өзүнөн, бир канча айрималанып турган.

Түштүк қыргыздарынын аялдарынын баш кийиминин ар бир бөлүгүнө көненирлээк токтолопу.

Кеп такыя башты толугу менен жаап, маңдайы түз келип, эки капиталында ылдый түшүп турган «жаактары» бар. Ал эми желкесинде өрүлгөн чачты толугу менен жаап туруучу узун тилке – «куйрук-часы» түшүрүлгөн (анын узундугу кээде кызыл ашыкка чейин жеткен). Чач кепти үч катмар көздемеден тигишкен: тышы ак бөздөн, ичи кызыл гулдуу чыт менен иштеген, ортосуна колдо токулган каттуу матаны салышкан.

Бул топунун өзгөчөлүгү – анын төбөсү тигилбестен, жип өткөрүлүп бүрмөлөнгөн же каттуу байлашкан, натыйжада көздеменин өзүнөн төбөчө чыгарылган. Аны кеп чач учу деп аташкан. Маалымат бергендердин айтусуу боянча оролуучу элчекти бекем кармап турруү үчүн топунун үстү жагы атайдын тигилген эмес. Топунун жээктөрүн, ошондой эле куйрукчасын сөзсүз түрдө колго жасалган жибек тасма менен жээктөп чыгышкан. Чачпактын учу чачы кылып тордолгон. Мынданай чачыны азырык учурда да улуу муундагы аялдар жасап жүрүштөт.

Кеп такыянын жаактарында жана куйрукчасындағы сыймалар өзгөчө кызыгууну туудурат. Жаактарында сыймайнын «терскайрык», «илме» жана «тырмакча» өндүү үч түрүнүн бири колдонулуп, бети жыш сайылган. Бул жерде түрүктуу болгон оюмдар да өзгөчөлүү. «Терс кайрык» жана «тырмакча» болуп сайылган оюмдар қыргыздын башка оюмдарынан кескин түрдө айрималанып турат.

Илме сайма менен аткарылган оюмдардын негизинде кыргыздарда кенири тараалган мотивдер (мүйүз сымал, уч жалбырак варианты, S-турундугүлөр) жатат. Бирок алардын айкалышында езгечөлүк байкалы, XIX к. аягына тиешелүү кыргыздын башка саймаларында сейрек кездешет.

Көпчулук учурда кеп тақыянын чачпак бөлүгүндөгү саймалардын сыйлыш ыкмасы, оюмдары башкача мүнөзгө ээ. Мында эч убакта «терскайрык» жана «тырмакча» өндүү сыйлыпштар колдонулбайт, адатта «илме», «илмедос», «туура сайма», «басма» сыйктуу саймалар басымдуу. Оюмдары ар түрдүү, мүйүз менен катар эле көптөгөн есүмдүк мотивдерин камтыйт. Бир эле баш кийимдеги саймалардын ар түрдүүлүгү чачпактын кийинчөрөк пайда болгондугу туурулалуу божомолдордуу пайда кылат. Качандыр бир убакта топунун аркасына түшүрүлгөн бөлүгү жок болгон.

Кеп тақыянын маңдайында жана жаактарында сайма менен катар эле бермет, шуру да чөгөрүлгөн. Бетти курчап турган бөлүгүнүн четине седеп, тоголок күмүш топчулар тигилген. Жаактарынын ар биригинин төмөнкү бурчунда күмүш тыынчалар – «шамбалак» тизилген сагак тагылган. Күмүштөн жасалган тик бурчтуу формадагы «тээк» жана уч бурчтуу формадагы «тумар» менен көркөмдөлгөн шурулар анын алды жагына тигилген. Ага ошондой эле күмүш топчулар да тагылган.

Кеп тақыяга аж кездемеден ороп чыгышкан. Кыргызстандын түштүгүндө жүргөн мезгилинде С.М. Дудиндин фотопортуnda XX к. башы учун мүнөздүү болгон аялдардын баш кийимдеринин ар кыл формалары түшүрүлгөн. Кыргызстандын түштүгүндө элечектин кездемесинин оропшуунда айрымачылык болгон, бири – маңдайы чыгып турлуу, экинчиси – тегерек келген жана бийик элечектин этик негизги формасы колдонулганын топтолгон материалдан далилден турат. Элечектин биринчи формасы (сорогой элечек) адигине уруусу, экинчиси – ичкилик урууларынын өкүлдөрү учун мүнөздүү болгон. Жогоруда айтылгандай, ал «калаак» деп аталган. Мындан тышкary элечек белгилүү бир уруунун езгечөлүктөрүне жараша да түрлөргө ээ болгон. Мисалы, кәэ бир ичкилик урууларында элечекти ороп жатканда аркасына бир, эки, уч баскычтуу тилке көй беришикен. Бул баскычтардын саны аялдын тигил же бул урууга тиешелүү экендигине жараша болгон. Алсак, канды, найман, ыпчак урууларындағылар уч баскычтуу, төөлөс уруусундагылар эки баскычтуу элечек кийишкен. Материал топтооду бул езгечөлүктөрдүн баарайн жазыл алуу кыйынчылыкты түүдүрдү, анткени элечек ороону көптөгөн аялдар унупут калышкан эле.

Ошондой эле элечек учун керектелүүчү кездеменин формасын да аныктоо да кыйынчылыктар болду. Аялдардын эскеруусу буюнча ага чарчы жана узун кесиндилер колдонулган. Мисалы, ыпчактарда ляки деп аталуучу уч чоң жоопуктуу орошкон.

Элечектин чондугу анын ээсинин жашоосунун бакубаттыгына жараша болгон. Бай, оокаттуу кыргыздар элечекти 25-30 м ак, б.а. эти кесиндилен кем эмес кездемеден орошкон (ар бир кесиндиде болжолу 12 м болгон), етө жардылары беш-жети метр менен чектелишикен.

Элечектин сыртына кыргак тагышкан. Ал ар түрдүү формада болгон. Мүмкүн качандыр бир убакта кәэ бир формаларын тумар катары колдонул келишикен. Кыргакты ар түрдүүчө жасашкан: күмүштөн жасалган ар кыл фигурапал, кездемеге тигилген тыындар, седеп, бермет тагылган кызыл кездеме тилкелеринен, кызыл жибек тасма (көндиги 2-3 см болгон), гул кеште, же жыш дурия кеште кылып сайылган аж кездемелер колдонулган. Кооздук үчүн «дурдия» жоолугун жээктөө учун чачы пайдаланылган. Оокаттуу аялдар өзбек кооздуктарын (баргак) тагынышкан. Баргак күмүш жана алтын жалатылган чарчы калкансалар тоголок келген кымбат баалуу көк таш менен көркөмдөлгөн.

«Калкан» деп аталуучу элечекке тагылуучу кооздук өзгөчө кызыгууну түүдүрүт. Болжолу бул «шөкүлөнүн» жасалгасын кайталаса керек. Аны жаш келинге ўйлөнүү тойдан кийин күйөсүсүнүн ўйнө көчүрүүдө тагышкан. Келинди тосуп алып жатканда кайненеси «калканды» ачып (ал жоопук менен жабылу болгон, анткени башка эркектөр аны көрүүгө болбайт эле), бетинен өлкөн. Келинди тосуп алып жаткан бардык аялдардын баары мууну кайталашкан.

Элечектин жасалгасынын тигил же бул формасы ар бир уруунун өзгөчөлүгүнө жараша болгон, алсак, ыпчак уруусундагы аялдар элечектин чекесине саймаланган тилкелерди кайчылаштырып, алардын бирин маңдайын көздөй түшүрүп коошкан; нойгут уруусунда тилке көркөмдөлүп сайылыш, ошондой эле «калактын» ичке жибек тасма менен жээктелип шөкөттөлүнүшү көп кездешет. Ушундай эле

тариздеги жасалганы памир кыргыздары да колдонушкан. Кээ бир урууларда (бостон, найман, тейит) саймаланган тилкелерди мандайкы бөлүгүндө кайчылаштырып да кийишкен.

Баш кийимдин милдеттү эмес, бирок шөкөттү бөлүгүнүн бири болуп ак жоопук – «дурдия» эсептөт. Диагоналы боюнча бүктөлүп, эзлечектин үстүнөн салынат. Ал чарчы келип, ар бир жагы бир жарым метгре барабар. Аны диагоналы боюнча бүктөштөт. Аркасына кеткен бүктемүнүн бурчу саймаланып, жәзектери көркемдөлүп токулган жибек учкұтары бар чачы менен кооздолгон. «Дурдия» жоолуғы Түштүк Кыргызстандың бардық жеринде эле көлдоого алынган эмес. Ошондуктан анын «өмүрү» қысқа болгон. Жогоруда айтылғандай, андагы сайылган сайма тажиктерден жана езбектерден алынган. Наливкин жубайлары жәзектери жибек менен саймаланған «дурдия» деп атапалуучу ак тайпы жоопуктун тажик жана езбек аялдарында көнери колдонулаарын айтышат.

Келиндер беттерин жапкан «чүмбөт», «бет жабуу», «бет калка» өндүү бөлүктөрү көңүлдү өзгөчө бурут. Мурунку убактарда Ош областынын бардык аймактарында көнери таркалган. Беттин калкасы 30-40 см келген бөздөн жасалып, торто (25-35 см) кошо тигилген. Бул тилкенин четтери сайма менен кооздолгон. Бет калка катары жүлжула тайпыны колдонушкан (мисалы, қыпчак уруусунда). Мунгуш уруусундагы аялдардын бет кабы тордолуп токулуп «тор бет жабуу» деп аталат.

Алгач бет калканы эзлечек менен биргеле кийишкен. Кайненеси келинин күйөөсүнүн үйүндө тосуп алып жатканда бет калканы ачып, чогулган аялдарга анын бетин көрсөткөн. Күйөөсүнүн үйүнелгендөн калканы күндерү келин кайнатасына, кайнагаларына жана бардык эле өзүнөн улуу башка эркектерге бетин көрсөтпөй жаап жүргөн. Канча бир убактан кийин анын бетиндеги калканы чечишикен.

Бет калканы чечүү аземинде сөзсүз түрдө эн улуу, кадыр-бартктуу аял катышкан. Қыпчак уруусунда бет калка менен биргеле келин алгачкы күндерү артында отурган көшөгөсү да чечилген. Мындан ары келин бет калкасын коомдук жайларда, кеч маалында, тойлордо, аштарда ж. б., ошондой эле бир жылдан кийин өзүнүн атасынын үйүндө кийген. Экинчи же үчүнчү баласы төрөлгөндөн кийин аялдар бет калканы такыр эле кийбей калышкан.

Бет калка Чыыш Туркстанда да кездешет. Буга далил катары Дудин тарабынан алынып келинген жана МЭМде сакталып түрүүчү экспонаттарды айтса болот. Ал ошондой эле музейге тоолуу райондо жашаган тажиктердин бет калкасын да өткөрүп берген. Ушуга окшош бет калкаларды А. А. Боборинский өз эмгектеринде көлтирип. Н. А. Кисляков тажиктерде бет калкага (чашм банд) байланышкан бир катар ырымдарды көлтирип.

Биз сүрөттөгөн аялдын баш кийимине тиешелүү татаал комплекттин ичинде эн байыркыларынын бири болуп «кеп такыя» эсептөт. Баш кийимге тиешелүү жоопук, кыргак сыйктуулар толуга салыштырмалуу туруктуу боло алышкан эмес. Топунун мааниси жөнүндө айтканда ал баш кийимдин негизи экендигин биздин күнгө чейин сакталып келе жаткан өлүктү көмүү ырымын дагы бир ирет ырастап турат: өлгөн аялды кепине ороп жатканда анын башын «кеп такыя» деп атапалуучу көзdemенин кесиндили менин жаап коюшат.

Эзлечек алдына кийүүчү топу Түндүк Кыргызстанда да колдонулган, бирок анын формасы баш-кача болгон. Аны ак көздемеден кулак жапкычтары, саймасы жок эле тигишикен. Түбү бир аз узунураак келип, чапчагы да сүйрү болгон.

Эн биринчи жолу «калаң» эзлечекти толугу менен келинди күйөөсүнүн үйүнелгендө кийгишикен. Бул аялдын бир курактан экинчи бир курактык толко өтүүсүн көрсөтүүчү ырымдар менен коштолгон. Келинге эзлечекти үй-булөдөгү эн улуу аял кийигизген, бирок көбүнчө эн улуу женеси тандалган. Баш кийимди кийизип жаткан учурда аялдар кошко кошушкан. Кошондуң алар келинди макташып, ақыл-насааттарын айтып, барган жеринен бак айтсын деп тилемешкен. Кыздын атасы менен коштошусу өзгөчө жүрөкту козгогон.

Эзлечекти кышында да, жайында да кийишкен. Аны кийбей туруп суу алып келгенге да чыгышчу эмес, үй жумуштарынын баары эзлечек кийип жасалчы. Байбичелердин айттын берүүсү буюнча аны таруу майдалаганда да чечишикен эмес.

Баш кийимдин мүнөзү аялдын курактык өзгөчөлүгү жана үй-булөлүк абалы тууралуу айттып бере алган. Экинчи же үчүнчү баласы төрөлгөндөн кийин «кеп такыя» чечилип, ордуна башы, мойну жабыла

тургандай кылып жоопул салынышкан. Төөлөс уруусундагы карыган аялдар элечек алдында кеп такыя кие беришкен, бирок аларга сайма сайылган эмес. Қырк беш жаштан кийин аялдар ак кездемени башына элечек формасында орол, аны «калақ» деп аташкан. Эгер ал көлөмү боюнча анча чоң эмес болсо, аны «ляка» деп аташкан. XX кылымдын башында элечектин ордум акырындап жоопул эзлей баштаган.

Терминология

БҮРКӨНЧӨК, БҮРКӨНЧҮК (этн.) – күйөөсүнүн айылына көчүрүүдө жаш келиндин бетин жабуучу бет калка.

ЖЫГЫМ – аялдардын элечегинин бир бөлүгүнүн атальышы

ҚЫРГАК – элечекти айланта тагылуучу кең тасма түрүндөгү жакшы кездемеден /адатта жибектен жасалат, кээ бир учурларда темир кооздуктары бар/ жасалган байлоо.

ОРОМ – башка тегерете оролгон кездеме.

ИЧКИ ОРОМ – аялдардын элечегинин бир бөлүгү /башка горизонталдуу: чыкый жана желке боюнча кетүүчү: кездеме типкеси/.

ТОГУЗ ОРОМ ЭЛЕЧЕК – тогуз катмарлуу элечек /бири-бирине оролгон/.

ТАКЫЯ, КЕП ТАКЫЯ – аялдар элечек алдына кийүүчү ак топу, такыя.

ЫСТАМПУЛ, ЫСТАМПЫЛ /стамбул/ - чачылуу тайпы

АК ЫСТАМПЫЛ – ак тайпы

ЭЛЕЧЕК ир. – турмуштагы аялдын ак элечеги.

ТОКОЛ ЭЛЕЧЕК – элечекке салыштырмалуу бир аз жапыз келген турмуштагы аялдын ак элечеги.

КАЗА ЭЛЕЧЕК - /каз элечек деп айттылат/, чоң көлөмдөгү элечек.

САЙМА ЭЛЕЧЕК – маңдай аркылуу башты горизонталдуу түрдө айланта оролгон саймалуу байлоосу бар элечек.

КАРА ЭЛЕЧЕК – жесир аял киет.

ЭЛЕЧЕК АКЫ – кыздын апасына күйөө баласынан берилүүчү белек.

ЭЭК АЛГЫЧ же ЭЭК АЛМАЙ тянъш. – ээктин алдынан ётүүчү бир учу далыга ташталып коюучу (бул учу күйрук аталаат) тилке түрүндөгү ак кездеме, аялдардын элечегинин бир бөлүгү.

КЕП ЧАЧ - КҮЙРУК /тагыраак айтканда КҮЙРУК УЧ же КҮЙРУГУЧ же КҮЙРУК АЛГЫЧ/ - аркага түшүп туроочу элечектин аяк жагы.

САЛАГОЙМО – аркасына узун тилке болуп түшүп туроочу элечектин бир бөлүгү.

ТАРТМА – элечекти үстүнөн бекемдеп туруу учун колдонулуучу кездеме тилкелери /алардын саны бирден төрткө чейин жетет/

ТАЙПА, ТАЙПЫ – кээде даки жана башка жука кагаз кездемелердин түрлөрү.

МАТА (ар.) – колго согулган пахтадан жасалган кездеме.

ТҮП – элечекке кеп чачтан жогору оропуучу жоопул.

КЕП ЧАЧ – элечектин ылдыйкы бөлүгү /башка коюлат/

ҮКҮ – үкүнүн (канатынан) тал жүнүнөн жасалган кооздук.

Головной убор в комплекте традиционной народной одежды имеет несколько функций - защитную, охранительную, космогоническую, половозрастную, статусную, декоративную.

1. В. А. Мешкерис «Женские чалмообразные головные уборы на кушанских статуэтках Согда»

«Каз элечек баш таштап,
Катарлап төө көч баштап,
Кан-Жайлоо көчкө жарашкан».
Женчик

Киргизский традиционный элечек

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

История и исследования

Элечек /таюже – илек/ , келек/, или головной убор замужних женщин в виде тюрбана, в массе своей стал исчезать из быта киргизов в 20-30-х годах прошлого века. Причиной тому послужили следующие обстоятельства: изменение образа жизни - переход от кочевничества к оседлости, коллективизация с последующей индустриализацией, коренным образом повлиявших на изменение форм труда, занятий и быта.

Помимо киргизов, сходные головные уборы в виде тюрбана или женской чалмы носили и окружающие их народы Средней Азии – в 19-м веке тюрбан был обязательной частью головного убора замужней женщины и имел широкое распространение у казахов, узбеков, таджиков, цыган, бухарских евреев, каракалпаков и т.д.. Согласно археологическим данным, установлено, что собственно чалмообразные головные уборы носились женщинами южных областей Средней Азии уже с кушанской эпохи /В. А. Мешкерис «Женские чалмообразные головные уборы на кушанских статуэтках Согда»/.

На сегодняшний день нет четких сведений о том, с какого времени киргизские женщины начали носить элечек.

Однако, начиная с середины 19-го века, относительно киргизов имеются следующие свидетельства, оставленные различными исследователями и просто путешественниками – как российскими, так и из других стран.

Из дошедших до наших дней, вероятно, одними из первых изображений элечека являются рисунки художника П. М. Кошарова, сопровождавшего исследователя П. П. Семенова /Тян-Шанского/ в его путешествии по северной Киргизии в 1857 году, во время его пребывания у Боромбая, манапа племени бугу.

Годом ранее описание и некоторые зарисовки этого головного убора сделал тогда еще молодой ученый Чокан Валиханов, который также побывал у иссык-кульских киргизов: «Разница костюма и туалета замужней женщины от девки состоит только в головном уборе и в уборке волос. Женщины навертывают на голову два белых платка, один около щек, другой на голову в виде чалмы. Девицы же носят остроконечный белый фес с маленькой кистью. Волосы же женщины заплетают в две косы, концы их соединяют в одну тонкую прядь и убирают монетами, ключами, занками /занкиры — побрякушки/ и другими подручными вещами. Девки расплетают волосы на множество тонких прядей, убирая их около ушей жемчугом, кораллом или бусами, смотря по средствам».

А вот что писал в 1885-м году Н. Д. Зеланд: «...но на голове они /женщины/ носят характерный белый бумажный башлык, закрывающий боковые части лица, голову, плечи, шею и спину. К этому башлыкообразному чепцу (лечак) еще прибавляется... кусок той же материи, обмотанный на верху горизонтальными ходами. Девушки вместо лечака носят шапочки.» /Н. Д. Зеланд «Киргизы: этнографический очерк»/.

Б. Л. Тагеев, российский военный, в 1897-м году о киргизах Памира: «...И, разобрав свои юрты и навьючив все имущество на верблюдов и на памирских яков, киргизы одевают свои шелковые халаты, серебряные пряжки, украшенные бирюзою, коралловые бусы. На голову навертывается огромная чалма, перевязанная разноцветными лентами...»

Шведский путешественник и писатель Свен Андерс Гедин во время своей поездки на Памир в самом конце 19-го века, делал различные фотографии и рисунки, среди которых есть и портреты киргизов. /С. Гедин "В сердце Азии".

В своих записках Б. Л. Громчевский, российский военный, служивший на Памире, упоминал, что если знать некоторые отличия и особенности /киргизского костюма/, то при встрече с киргизкой – по тому, как намотан ее тюрбан, по его высоте и вышивке на спинной его части /кеп такъя/, можно безошибочно определить, из какого она племени.

С начала 20-го века русский художник и фотограф С. М. Дудин, длительное время целенаправленно путешествовавший по Средней Азии и Казахстану, собрал уникальные коллекции различных вещей - костюмы, предметы быта и пр., а также сделал множество фотографий представителей народов и народностей, населявших регион, в том числе и киргизов - жителей юга Киргизии, а также Таласа. На его фотографиях запечатлены женщины, носящие элечеки разных типов.

В советское время, в 20-х годах прошлого века, большую работу по сбору этнографических материалов провел ученый Федор А. Фиельstrup, будучи сотрудником Комиссии по изучению племенного состава населения СССР, обследовал ряд районов Тянь-Шаня и Ферганы. Ряд интереснейших сведений касательно элечек имеется в книге «Из обрядовой жизни киргизов начала XX века», изданной в 2002-м году по его материалам.

Константин К. Юдахин, советский языковед-турколог, - составитель фундаментального Киргизско-русского словаря /1940 г./ и Русско-киргизского словаря /1944 г./, также оставил после себя ценные сведения по элечеку. Помимо исследований лингвистического характера, имеются также и фотографии, сделанные во время его полевых работ.

Елена И. Махова, проводившая комплексные полевые исследования в 50-х годах прошлого века, собрала обширный материал по костюму киргизов, практически по всему Кыргызстану.

Клавдия И. Антипина, известная своими выдающимися трудами по этнографии киргизов, очень подробно описала элечеки южного региона в своей монографии «Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных кыргызов».

Что касается последних двух исследователей, мы посчитали необходимым привести их материалы по интересующей нас теме полностью.

Исследователи об элечеке

Е. И. Махова

В северной Киргизии головной убор женщины состоял из небольшой, облегающей голову шапочки с полосой, спускавшейся на спину, и повязанного поверх нее тюрбана. На тюрбан шла тонкая белая ткань или кисея.

В зависимости от формы тюрбана, а также украшений шапочки, различались четыре типа женского головного убора.

Иссык-кульские, чуйские и тянь-шаньские киргизки ткань для тюрбана наматывали спиралью, образуя идущие сверху от головы ровные выступы; сам тюрбан имел цилиндрическую форму, конец его заворачивали на левую сторону.

В долине Таласа и в районах северной части современной Ошской области, которые были населены родоплеменными группами саруу, кытай, күшчу, джетиген и багыш, носили тюрбан круглой или овальной формы; он был очень широким в верхней части (без отворота) и имел сравнительно небольшой напольный выступ.

В восточных районах современной Ошской области, а также у киргизок из племен мундуз и басыз, тюрбан имел большие размеры и сильно нависающий над лбом выступ. Шапочки, имевшую шлемовидную форму, искусно расшивали цветным шелком очень тонким швом: вышивали части, прилегающие ко лбу и щекам, и полосу, спускающуюся на спину. К шапочке прикрепляли очень длинные, спускающиеся на грудь подвески из сизокораллов, скрепленных серебряными пластинками.

В юго-западных районах Ошской области, где жили группы под названием ичкилик, тюрбан имел более округлую форму и был довольно высоким, шапочка же была аналогична предыдущей. Иногда на тюрбан накидывали нарядный платок, угол которого, спадавший на спину, украшали вышивкой и бахромой.

Тюрбан украшали по-разному: вышитыми полосками, перекрецивающимися спереди, шелковой тесьмой, серебряными украшениями, кораллами, монетами, жемчугом.

В Прииссыкулье, в Чуйской долине, элечек уже очень редко можно встретить на старухе или пожилой женщине, на Тянь-Шане он встречается несколько чаще. В Таласской же долине старинный головной убор — илеки распространен значительно шире, его можно увидеть и на женщинах среднего возраста. К югу этот головной убор встречается реже, а в южной части Ошской области он совершенно вышел из употребления. У киргизов, живущих в Джиргатальском районе Таджикистана, старинный головной убор сохранился только как свадебный наряд.

/из сборника «Народы Средней Азии и Казахстана» 1963 г./

К. И. Антипина

Общим головным убором для женщин всего Киргизстана в XIX в. и в начале XX в. являлся тюрбан. На юге его называют элечек, илеки, каляк. Он состоял из нескольких частей: шлемовидной шапочки (кеп-такья), кеп чач, чач кеп, баш кеп), коралловых подвесок, платка, собственно тюрбана, украшений на нем (кыргак) и верхнего платка (дурния). Перечисленный комплект частей головного убора был типичен для южной Киргизии. Несколько отличались от него части головного убора и сама его форма, бытовавшие у кыргызов Прииссыкулья, Тянь-Шаня, Таласской и Чуйской долин.

Остановимся подробнее на каждой детали южнокиргизского женского головного убора.

Плотно охватывавшая голову шапочка «кеп такья» имела прямую линию у лба, с боков ее спускались наушники «жаак», а сзади пришивалась длинная полоса «куйрук», ложившаяся поверх спущенных по спине кос (иногда ее длина доходила до щиколоток). Шили шапочку из трех слоев ткани: на верх шла белая бязь кустарного производства, подкладку делали из красного цветистого ситца, а в середину прокладывали грубую домотканую мату.

Своеобразие шапочки состояло в том, что сверху ее не зашивали, а собирали нитью или тугу завязывали, образовывался своеобразный хохолок, носивший название «кеп чач учү». Как утверждают информаторы, верх шапочки оставляли незашитым специально, для большой устойчивости наматывавшего на него тюрбана. Края шапочки, включая и накосник, непременно обшивали красной самодельной шелковой тесьмой. Заканчивался накосник обычно кружевной бахромой (чачы), которую умеют делать искусно и теперь пожилые женщины.

Большой интерес представляет богатая вышивка на наушных и накосных частях шапочки, которые вышивались по-разному. Для вышивок наушных частей характерен сплошной застежки поверхности и применение только одного из трех швов: «терскайык», полукрест или «ильме». Своеобразен здесь и орнамент, который довольно стоек. Орнамент, связанный со швом «терс кайык», и полукрест резко отличаются от других киргизских орнаментов.

Что касается орнамента, исполненного тамбурным швом, то он в основе своей имеет наиболее распространенные у киргизов мотивы (рогообразные, варианты трилистника, S-образные), но сочетание их совершенно своеобразно, редко встречается на других киргизских вышивках конца XIX в.

Вышивка на накосных частях «кеп таяя» имеет в большинстве случаев другой характер как техники, так и орнамента. Здесь никогда не применялись швы «терсайык» и полукрест, обычно были другие: «ильме», «ильмедин», «туура сайма», «басма». Орнамент очень разнообразен, содержит наряду с мотивами рога, много растительных. Такое различие в вышивках одного и того же головного орнамента дает повод к предположению о более позднем появлении накосной части. Когда-то шапочка существовала без спинного спуска.

Помимо вышивки, края налобной и наушных частей шапочки обильно украшали жемчугом, кораллами. У края, обрамляющего лицо, пришивали перламутровые пуговицы и серебряные шаровидные бубенчики. К нижнему углу каждого наушника с помощью филигранной серебряной пластиинки «шамалбак» прикреплялись подвески «сагак». Они сшивались спереди в виде нитей из коралловых бус, разделенных серебряными пластиинками прямоугольной формы «тээк» и треугольной формы «тумар». Нанизывали на подвески также круглые серебряные дутые бусы (кумуш топчу).

На шапочку навертывали собственно тюрбан из белой ткани. На фотографиях, сделанных во время пребывания на юге Киргизии, С. М. Дудин запечатлев разные формы женских головных уборов, характерные для начала ХХ в.. Собранный материал подтверждает, что на юге Киргизии бытовали две основные формы тюрбана, различавшиеся по способу их навертывания: одна с налобным выступом, другая – круглая и высокая. Первая форма тюрбана (сортогой элечек) была типична для родоплеменных групп адигине, вторая – для представителей родоплеменного объединения ичкилик. Как уже упоминалось, она носила название «калак». Пожилые женщины из группы адигине нередко носили тюрбан второй формы и также его называли. Помимо этого, форма тюрбана имела вариации, свойственные определенным родовым группам. Например, среди некоторых групп ичкиликов было принято при наматывании тюрбана спускать на спине полоску, расплагая ее в одну, две, три ступеньки, причем в каждом случае количество ступенек зависело от принадлежности женщины к той или иной родовой группе. Так, в группах канды, найман, кыпчак делали по три ступеньки, в группе тоолос - по две. Уловить все эти особенности при сборе материала нам было трудно, так как способы навертывания тюрбана многими женщинами уже забыты.

Трудно было проследить и формы кусков ткани для наметывания тюрбана. Употреблялись, как вспоминают женщины, куски квадратные и удлиненные формы. У кыпчаков, например, было принято навертывать три больших платка, которые называли ляки.

Величина тюрбана зависела от благосостояния его владелицы. Богатые киргизы делали тюрбан из 25-30 метров белой ткани, т.е. не менее чем из двух кусков (в каждом куске было примерно 12 метров), более бедные довольствовались пятью-семью метрами.

Сверху на тюрбан прикрепляли украшения «кыргак». Оно имело различные формы. Возможно, что когда-то некоторые формы служили оберегами. Кыргак делали по-разному: из серебряных фигурок, из монет, нашитых на ткань, из полосок красной ткани, украшенных перламутром, жемчугом, из красной шелковой тесьмы (шириной 2-3 см), из белой полоски с вышитыми на ней цветочными розетками (гуль кеште), или покрытой вышивкой (дурдия кеште). В качестве украшения служила также бахрома, которую употребляли для обшивания платка «дурдия». Более зажиточные женщины приобретали украшение узбекского производства (баргак), состоящее из серебряных позолоченных квадратных пластиинок, соединенных с помощью шарнирчиков и инкрустированных бирюзой.

Определенный интерес представляет украшение на тюрбан, называемое «калкан». По всей вероятности, оно повторяет одноименное украшение, которое было на шокулё. Его прикрепляли во время переезда молодухи в дом мужа после свадьбы. При встрече молодухи мать мужа открывала «калкан» (он закрывался платком, так как его не должны были видеть мужчины) и целовала ее. Так должны были делать и другие женщины, встречавшие молодуху.

Та или иная форма украшения на тюрбане была характерна для определенных родоплеменных групп, женщины из группы кыпчак скрещивали на налобной стороне тюрбана расшитые полосы, одну из которых спускали от точки скрещивания ко лбу; в группе ногут излюбленным украшением служило упомянутая полоска с вышитыми розетками, а также узкая шелковая тесьма, которой обивали «калак».

Так же украшали чалму и памирские киргизы. В некоторых группах (бостон, найман, тейит) принято было скрещивать расшитые полоски спереди.

Следующей нарядной, но необязательной принадлежностью головного убора является большой белый платок «дурдия», сложенный по диагонали и надеваемый поверх тюрбана. Он был квадратным, каждая его сторона равнялась полутора метрам. Его складывали по диагонали. Один угол обычно спускаемый на спину, украшали вышивкой, а края обшивали художественно исполненной кружевной бахромой, оканчивающими шелковыми кисточками. Повсеместное распространение в Южной Киргизии платок «дурдия» не получил. Бытование было его кратковременным. Как указывалось выше, вышивка на нем была заимствована у таджиков и узбеков. Супруги Наливкины указывают на широкое употребление узбечками и таджиками белых кисейных платков, вышитых по краям шелком, называемых «дурдия».

Заслуживает внимания лицевая занавеска «чумбот», «бет жабуу», «бет калка», которой закрывали лицо невесты. В прошлом она имела распространение на всей территории Ошской области. Лицевая занавеска представляла собой полосу бязи (40-30 см) с расшитой сеткой (25-35 см). Края полосы украшали вышивкой. В качестве лицевой занавески употребляли и прозрачную кисею (например, в группе кыпчак). Женщины из группы мунгуш делали лицевую занавеску в виде сетки, ее плели как кружева и называли «тор бет жабуу».

Впервые лицевую занавеску надевали одновременно с элечеком. Мать мужа, встречая молодуху в своем доме мужа и приветствуя ее, приподнимала занавеску и показывала ее лицо собравшимся женщинам. В первые дни пребывания в доме мужа молодуха скрывала свое лицо от отца мужа, его старших братьев и от всех посторонних мужчин, которые были старше ее по возрасту. По прошествии некоторого времени лицевую занавеску снимали.

В церемонии снятия обязательно принимала участие самая старая и уважаемая женщина. В группе кыпчак одновременно со снятием лицевой занавески снимали и занавесь «кошого», за которой в первые дни сидела молодуха. В дальнейшем молодуха надевала лицевую занавеску лишь при появлении в общественных местах, во время перекочевки, на праздниках, поминках и т.п., а также через год – в доме отца. После появления второго или третьего ребенка лицевую занавеску женщины уже не надевали.

Лицевая занавеска бытовала и в Восточном Туркестане. Это подтверждают экспонаты, приобретенные Дудиным и хранящиеся в ГМЭ. Им же доставлена в этот музей лицевая занавеска горных таджиков. Аналогичные занавески в своей работе проводят А. А. Бобринский. Круг обрядов, связанных у таджиков с бытованием лицевых занавесок (чаши банд), характеризует Н. А. Кисляков.

Из описанного нами комплекта принадлежностей, составляющих сложный головной женский убор, наиболее старинной, очевидно, является шапочка «кеп такыя». Такие принадлежности головного убора, как платки, кыргак, не были столь устойчивы, как шапочка. О значении шапочки как основы головного убора свидетельствует погребальный обряд, сохраняющийся и в наше время: при обертывании покойницы саваном голову ей покрывают куском ткани, который называют «кеп такыя».

Шапочка, надеваемая под тюрбан, бытовала и у северных киргизов, но она имела другой вид. Ее не вышивали, шили из белой ткани без наушников, с донышком несколько удлиненной формы, с узким накосником.

В полном виде элечек «калак» надевали впервые молодухе, отправляя ее в дом мужа. Причем это сопровождалось исполнением обрядов, подчеркивающих переход женщины в другую возрастную группу. Надевала головной убор молодухе старшая в семье женщина, но предпочтение отдавалось всегда жене старшего брата. Во время надевания головного убора женщины причитали и пели. В песнях прославляли молодуху, поучали ее уважать старших, желали ей благополучия. Особенно трогательным было прощания с отцом.

Носили элечек и летом, и зимой. Без него не принято было выходить из юрты даже за водой, с ним выполнялись все хозяйствственные работы. Как рассказывают старухи, его не снимали даже когда толкли просо.

На характере головного убора сказывались возрастные различия и семейное положение. После появления второго или третьего ребенка шапочку «кеп такыя» снимали и заменяли ее платком, закрывая им голову и шею. Пожилые женщины, принадлежавшие к родоплеменной группе «тоолос», продолжали носить шапочку под тюрбаном, но без вышивки. После сорока пяти лет женщина наматывала на голову кусок белой ткани в форме тюрбана, оставляя за ними название «калак». Если же делали его небольших размеров, называли «ляка». С начала XX элечек стал постепенно вытесняться платком.

/Из книги «Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов» 1962 г./

Терминология

БҮРКӨНЧӨК, БҮРКӨНЧҮК (этн.) – покрывало, которым молодуха закрывала лицо во время своего пе-реезда в аил мужа.

ЖЫГЫМ – название одной из частей женского тюрбана

КЫРГАК – повязка из хорошей материи /обычно из шелка, иногда с металлическими украшениями/, идущая в виде широкой ленты вокруг элечека.

ОРОМ – последовательность надеваемых деталей.

ИЧКИ ОРОМ – часть женского тюрбана /полоса материи, идущая по голове горизонтально: по вискам и затылку/.

ТОГУЗ ОРОМ ЭЛЕЧЕК – тюрбан в девять слоев /накрученных один на другой/.

ТАКЫЯ, КЕП ТАКЫЯ – белая тюбетейка, надеваемая женщинами под элечек.

ЫСТАМПУЛ, ЫСТАМПЫЛ /стамбул/ - кисея с каймой.

АК ЫСТАМПЫЛ – белая кисея.

ЭЛЕЧЕК ир. – белый тюрбан замужней женщины.

ТОКОЛ ЭЛЕЧЕК - белый тюрбан замужней женщины, более низкий, чем элечек.

КАЗА ЭЛЕЧЕК - /в произношении каз элечек/, тюрбан больших размеров.

САЙМА ЭЛЕЧЕК – тюрбан с узорной повязкой, идущей через лоб горизонтально вокруг головы.

КАРА ЭЛЕЧЕК – вдова в трауре /букв. «черный тюрбан»/.

ЭЛЕЧЕК АКЫ – подарки от жениха матери невесты.

ЭЭК АЛГЫЧ или **ЭЭК АЛМАЙ** (тяньш.) – часть женского тюрбана в виде узкой полоски белой материи, которая проходит под подбородком и одним концом падает на спину /этот конец носит название күйрук/. **КЕП ЧАЧ** - КҮЙРУК УЧ /точнее, КҮЙРУК УЧ или КҮЙРУГУЧ или КҮЙРУК АЛГЫЧ/ конец женского тюрбана, спускающийся на спину.

САЛАГОЙМО – часть женского тюрбана, спускающаяся длинной полосой на спину.

ТАРТМА – полоски материи, служащие для закрепления тюрбана сверху /их бывает от одной до четырех/.

ТАЙПА, ТАЙПЫ – кисея, иногда марля и другие виды тонких белых бумажных тканей.

МАТА (ар.) – хлопчатобумажная ткань кустарного производства.

ТҮП – платок на элечек, наматываемый выше кеп чач.

КЕП ЧАЧ – нижняя часть элечека /кладется непосредственно на голову/.

ҮКҮ – украшение из перьев филина.



Жеке архивден. XIX кылымдын аягы, «Кыз-келиндер» Ысык-Көл аймагы.
Из личного архива. Конец XIX века, девушки и женщины Иссык-Кульского региона.

Кыргыз Республикасынын КИНОФОТОФОНДОДОКУМЕНТТЕР
Мамлекеттик борбордук архивинен алынган сүрөттер.



Фотографии Центрального государственного архива
КИНОФОТОФОНДОДОКУМЕНТОВ Кыргызской Республики




Кыштоого кечүү. Перекочевка на зиму.

161 ГУМР ВИИ
ФОНД № 391
ОПИСЬ № 8
ЕД. ХР. 1797-96 93



Төө минген кыргыз аялы Тянь-Шань тоолорунда 1940-ж.
Женщина киргизка верхом на верблюде в горах Тянь-Шаня, 1940 г.



Кыргыздар айылдан бара жатканда 1954-ж.

Кыргызы едут в гости, 1954 г.



Алай өрөөнүн волостук башкармалары. (Алайлык кыргыздар) 1903-ж.

Волостные управители Алайской долины (Алайские кыргызы) 1903 г.



Алайлык аял. 1920-ж.
Алайская киргизка 1920 г.



Боз үйдүн ички көрүнүшү.
Внутренний вид киргизской юрты.



Кыргыздар Андижан уезды Андижан шаары.
Киргизы Андижанского уезда г. Андижан.



Памирдын кыргыздары. Түркстан сүрөткөргөзмөсү 1899-ж
Памирские киргизы. Туркестанская выставка, 1899 г.




Кыргыз үй-бүлөсү боз үйдүн жанында.
Семья киргиза у юрты.



Жданов колхозунун орто мектеп мугалими К. Агибаева К. Баялиновдун «Бакыт» китебин колхозчуларга
окуп берүүде. 1951-ж.
Учительница средней школы колхоза им. Жданова К. Агибаева за чтением книги К. Баялинова «Счастье»
колхозникам. 1951 г.



Кол өнөрчү. Шырдак жасап жаткан учур. Талас обл. Киров рай-у Фрунзе колхозу. 1959-ж.
Вышивальщица шырдака из колхоза им. Фрунзе Кировского района Таласской области. 1959 г.



Москва районунун Беловодск айылындагы базар 1940-ж.
Киргизский базар в селе Беловодском Московского района 1940 г.



Кол өнөрчү Б. Байбориева шырдак жасоодо. Нарын ш.
Народная мастерица Б. Байбориева за изготовлением шырдака, г. Нарын.



Кол өнөрчү Б.Байбориева Нарын шаары.
Б. Байбориева - народная умелица из г. Нарын.



Саймачы Б. Байзакова чай ичүүдө Рыбачье шаары
Б. Байзакова - вышивальщица ковров за чаепитием, г. Рыбачье.



Кол өнөрчу Т. Абдылдаева көргөзмөгө даярдануу учурунда Тянь-Шань району, Куланак колхозу.

Мастерица колхоза Куланак Тянь-Шаньского района Т.Абдылдаева во время подготовки к художественной выставке.



Ленинполь районунун Орловка айылпинан кол өнөрчү Ч.Уметова
неберелери менен шырдак жасоо учурунда.
Народная мастерица из села Орловка Ленинпольского района Ч.Уметова
со своими внучками за изготовлением шырдака.



Кол өнөрчү Р. Коноева жолдошу А. Коноев жасаган кооздуктарды көрсөтүүдө.

Ат-Башы району Кызыл-Туу колхозу.

Мастерица Р. Коноева за показом украшений, сделанных ее мужем А.Коноевым,
Ат-Башинский район, колхоз Кызыл-Туу.



Кыргыз аялы 1940-ж.
Тип киргизской женщины, 1940 г.

«Элечек» долбоорунун изилдөөсү

Долбоордун изилдөөлөрү төмөндө жазылган аймактарда өттү:

Кыргызстан

Ысык-Көл обlastынын Ак-сүү, Түп райондорунда;

Нарын обlastынын Нарын шаары жана Ат-Башы, Ак-Талаа, Жумгал, Кочкор райондорунда;

Чүй обlastынын Бишкек, Токмок шаарларында;

Жалал-Абад обlastынын Токтогул районунда;

Ош обlastынын Ош шаары жана Алай районунда.

Тажикстан Республикасы - Тооолу Бадахшан автоном обlastы, Мургаб районунда.

«Элечек» долбоорунун талаа маалыматтарын чогултууда 49 маалымат берүүчү катышты. Изилдөөнүн жыйынтыгында маалыматчылардын билгени менен жалпысынан элечектин 8 түрү (түндүк 3, түндүк-батыш 2, түштүк 3) аныкталып, оролду. Изилдөөлөр учурунда топтолгон маалыматтардан алынган билимдерге, тарыхый сүрөттөрөгө таянын элечектин дагы 5 түрү кайрадан оролуп чыкты (реконструкцияланды). Биздин ойубузча бул жыйынтыктар тектелгөнчө тишиш. Ал изилдөөлөр китеептин кийинки бөлгүндө көрсөтүлөт деген ишеничтебиз.

Түштүк аймакта аныкталган элечектер азырык күнгө чейин колдонулгандыктан алар туураалуу маалымат толук чогултуулду. Тилемке каршы, ушу тапта түштүк аймагында да салттуу элечекти ороо ыкмаларын билгендөр бирин-серин экендиги аныкталды.

Ал эми түндүк элечектери долбоордун талаа изилдөөлөрүндө маалыматчылар берген билдириүүлөр толук эмес болгондуктан, бирок ага карабастан болгон маалыматтарды салыштыруу жолдору менен, тарыхый сүрөттөрдү изилдеп – талдоо менен иштелип чыкты.

Жыйынтык катары оролгон элечектерге толугу менен токтолсок.

Түндүк аймагы боюнча

1. Шаршакан Мамбетова, 1933-жылы Ысык-Көл обlastынын Ак-Сүү районунун Энчилиш айлында туулган, учурда ушул эле айылдын тургуну.

Элечек орогонду өзүнүн атасынын бир тууган эжеси Калыйчадан көргөн, кошо ороушуп жардам берчү. Ошол учурда Калыйча эженин жашы 40тар чамасында болгон (болжол менен 1950-жылдар). Эжеси бугу уруусунун арык түкүмүнан.

Эжесинин айтусу боюнча көлдө элечектин 3 түрү болгон:

- каза элечек (айтылышы «каз элечек»)

- токол элечек

- жаш келиндердин кичине элечеги (көркөмдөлгөн)

Маалыматчы булардын ичинен биринчи экөөнү жасап, көрсөтүп берди.

Маалыматчынын эн баалуу билдириүүсү:

- ороло турган кездемени (оромдорду) алдын ала узатасынан бүктөп, бүктөлгөн кездемени кол менен сыйдырып тегиздейт, аны бүктөп, тегеректеп, таптап даярдайт. Мындаай даярдалган оромдор элечекти орогонго ыңгайлуу болот.
- элечектин оролушун кулак түлүп арт жагынан сааттын жебесинин жүрүшү менен баштайт;
- элечек орой турган кездемени бир күн эрте даярдап, жаздыктын астына бас-тырып жатышкан;

- ором жылып кетпес үчүн төпчип туруш керек;
- эл ичинде айтылган:
Каз элекек буркөлүп,
алты токоч көтөрүп,
айылды көздөй жөнөшүп,
каткырығы жер жарып,
катындын көөнү жазылат.

2. Бүбүш Романова, 1933-жылы Ысық-Көл обlastынын Ак-Суу районунун Керегеташ айылында туулган, учурда Ак-Суу районунун Жергез айылында жашайт.

Элекек орогонду өзүнүн энеси Бактиярова Рапиядан көргөн, «согуштун убагында 9 – 10 жашар элем, анда (элекек) чанда бар болчу. Илгери бир-эки эле киши оробосо, элекеңти баары эле орочу эмес, менин өзүмдүн энем аябай жакшы орочу, ээрчитип кетип оротушчу, энемди көп зэрчил жүрүп калдым».

Рапия энесинин уруусу бугу, анын ичинен арык тукуму – сейитказы. Маалыматчы энесинен көргөн элекектин бир түрүн - жыгымы он тарапка жыгылган «байбиче элекеңти» толугу менен көрсөтүп берди. Көрсөтүлгөн элекеги бугуларга тийиштүү тарыхый сүрөттөрө дар келет.

Баалуу маалыматтар:

- күйөсү жок жесир аялдар жыгымы жок элекек орончу, /ал азыркы элекек (базардагы) ил-герки эри жок аялдын элекеги/, белинен кара чүпүрөк буулуп, «кара элекек» деп койчу;
- жаңы алган келиндин элекегине кызыл чүпүрөк менен кыргак тартылчы, 2-3 жыл өткөн соң, «кызыл кыргага түштү, келинден өттү» деп койчу экен байбичелер;
- орто жашап калгандарга кыргак тартчу эмес;
- артында чач жапкан чүпүрөгүн «аркалык» деп аташат;
- кыргак жыгымдын астынан байланат;
- эзгиндегини «салагаймо» дейт, жоопукча түрүндө болот;
- бир тарапка төөнөп же тигип койгону (бөлүгү) элекектин «жыгааны» деп аталац;
- бүркөнчөкту жаш келинге жабат;

3. Жумакан Бектенова, 1928-жылы Ысық-Көл обlastынын Ак-Суу районунун Ак-Булук айылында туулган. Келген жеринин уруусу - кешки сарык, өзү бапа уруусунун кызы, чон уруусу - бугу. Элекек орогонду өз энеси Жалдиева Эркегандан жана кайненеси Баялы кызы Батмакандан көргөн. Энесинин уруусу - конурат, барган жеринин уруусу - бапа.

Кайненеси Жети-Өтгүздин Кытай айылынан, уруусу белгисиз.

Ата-энеси мал баккандыктан, көчүп жүргөндө энеси сөзсүз элекек кийчу. Элекек орогонду көргөнү болжол менен 1940 – 1950-жылдарга туура келет.

Баалуу маалыматы:

- орому солдон онго карай оролот, ушул эле оропул жаткан кездемесинен эзк алмайын чыгырып кетет. Эзк алмайынын эки капиталынан төөнөч же жип менен тигип коёт. Калган кездемесин кайра урай орой берет;

Маалыматчы бизге көрсөткөн элекегин «келин элекек» деп атады. Анын ороо ыкмалары башкалардан айырмаланат, бир топ өзгөчөлүктөрү бар.

4. Сонункан Байтемирова 1944-жылы Ысык-Көл обlastынын Ысык-Көл районуна караштуу Чыркыпты айылында туулган. Азыркы учурда Токмок шаарында жашайт. Өзүнүн чоң уруусу - саяк.

Элчек орогондуда өзүнүн чоң энеси 1893-жылы төрөлгөн Отторбаева Толкундан көргөн. Болжолдуу 1951 – 1952-жылдары. Элчекти чоң энесине анын улуу абысыны ороп берчу.

Баалуу маалыматы:

- оромдор бүткөндө элчектин төбөсүнө тегиздеп кебез салат;
- чекесин өзүнчө чыгарып ал бөлүгүн «кattамасы» деп койот;
- элчектин үстүнкү бөлүгүн «устек» дейт, үстөгүн бир жерден жылбай оройт;
- жыгымын дайыма оң жакка жыккан, онго жыгылышы «кишинин иши онунан чыксын» дегенди билдирген;
- элчектин топусун илгери кечмөн калк жылуу болсун үчүн каттап жасаган да түндө да кийип жатчу, элчекти алып кооп топусу менен жүрө берген;
- шуру тартма деп коюшчу эле маңдайын шурулап коюшкан;
- Элчектин каттамы канча болсо ошончо көркөм көрүнгөн. Анан анын элчегин көргөндөр канча кез орогон деп сурашкан;
- «элчекти сактоодо (текчеде) бырышпасын деп ичине жүн салып коёр эле» деп эскерди маалыматчы.

Натыйжада түндүк аймагы (Ысык-Көл) боюнча Шаршакан Мамбетова, Бубуш Романова, Сонункан Байтемировалар көрсөткөн элчектердин негизги ороо ыкмалары оқшош, болгону элчектердин бөлүктөрүндө көп эмес айырма бар экендиги аныкталды.

Түндүк-батыш аймагы

Кыргызстандын түндүк-батыш аймагында элчек «илеки» деп аталат.

5. Гулай Татышова 1931-жылы Талас обlastынын Талас районуна караштуу Кара-Суу айылда туулган. Уруусу - күшчү - кайназар - байкиши. Турмушка чыккан жери - күшчү-сейне.

Ал элчекти 1942-жылдары чоң энеси Айымкандын башына кийгендигин көрүп жүргөн. Маалыматчы элчектин «каз элчек» жана «токол элчек» аталышын билет.

Баалуу маалыматтардан:

- «Чоң энем 88 жашында каза болду, мен 10-11 жашта элем. Мурдагы убакта эл көчкөндө илекилерин кийип алып көчүшкөн. Анан башка айылдар «көч келе жатат» деп, алдынан тосуп кымыз, айран сунар эле. Ошол ичкен идишине ырымдап билерик, шакек же жоопулук таштап кетишкен. «Күр аякка бата жүрбейт» деген макал ошондон калган»;
- мурдагы убакта жалаң илекичен жүрчү, жоопулук салынгандарды жаман көрүшчү «тууган төө баштапын жоопулук салынат, кир үйгө» деп урушчу; балким бул жоопулук салынгандай алга элдин терс баасысыр (авт);
- эгерде элчектин кездемеси оролуп аяктаганда артка келип бутсө «ниети жакшы» деп эсептешкен;

Маалыматчы «токол элчекти» ороп көрсөтүп берди.

6. Кенжеш Дүйшебаева 1937-жылы Жалал-Абад обlastынын Токтогул районуна караштуу Торкент айылышында туулган. Ата-бабалары Жумгалдан, кулжыгач, уругу - курманкожо.

Илекини энеси Шайдылдаева Чыныгүлдөн көргөн, болжол менен 1943-жылга туура келет. Энеси илекини дайыма кийип жүрчү жана өзү эле оронун алчу. «Менин энэмдин сүрөтү бар, мен ошондо 5жашта элем. Апамдын өзүнүн илекисин 1945-жылды өзү өлгөндө кепин кылышкан».

Илекини ороп көрсөтүп берди.

Баалуу маалымат катары:

- мурдагы убакта көздемени алдын ала даярдан аны таптап отурушкан. Тапталганы жакшы тегиз болуп оролот;
- ээж алмайы бетинен чыккыдай болуш керек, ошондо элечек бузулбай чыгат, аны ак жип менен сыйып чыккан;
- ээж алгычы жох жүргөн эмес, аны жайдак деп койчу;
- байлар элечектин жооолугу кызыл уч же ыстампул деген кездемеден жасалганын салынышчу;
- ал эми артындагы күйрукчасынын этеги уч бурчтук болот. Үч бурчтук болгону ырыску кешиктин баардыгы ошол жерге жыйналсын деген.
- казактардыкын кийиме элечек деп койот эле. Үйдө жумуш кылганда саан сааганда женил болот кийиме элечек деп кийип жүргөн менин энем;
- илекинин куру - кыргак деп аталац;
- чачты жапкан күйрукчасы белгелеп учу үч бурчтукталып жасалат. Башка элечектердин күйрукчасы төрт бурчтук болсо байбиченин илекисинин күйрукчасы уч бурчтук жасалышы менен айырмаланат.

Түштүк аймагы

7. Сулуу Жумабаева 1924-жылы Батыш Кытайда туулган. Уруусу - мундуздан тараган жоош уруусунин ичинен ыман жоош.

1942-жылы Кыргызстанда көчүп келишкен, азыркы мезгилде Кара-Суу районунун Мады айыл өкмөтүнүн Чагыр айылында жашайт.

Элечек орогондуда энеси Чамашева Бүүкаличадан үйрөнгөн. Бүүкалича энесинин уруусу - жоош. Энесине элечекти кыз-келиндери чогулуп ороп беришчүү. Маалыматчы 1937-жылы 13 жашында турмушка чыгып, элечекти 1940-жылга чейин оронуп жүргөн. Ал учурда элечекти ар бир аял орой алчүү. Энеси Бүүкалича болжондуу 1925-жылы каза болгон, анын элечеги 65-жылга чейин сакталып туруп абан музейге сурал алып кетишкен.

Маалыматчы жаш кезинде жашап жүргөн Кашкарга мүнөздүү өзү кийип жүргөн элечекти ороп көрсөтүп берди.

Баалуу маалыматы:

- анда баарыбыз эле орочубуз;
- элечекти мурдагы убакта дака, сүрп деген кездемелерден орогонун айтты.

8. Нисакан Малабекова 1936-жылы Тажикстандын Баш-Күмбөз районунда туулган. Учурда Ош обласынын Алай районунуна караштуу Сары-Могол айылында жашайт. Уруусу - чоң тейит, кичи уруусу - айдике. Тажикстандан Алайга 1953-жылы көчүп келишкен.

Алай аймагына мүнөздүү болгон келек (сорогой элечек) ороплушун билет жана бизге көрсөтүп берди. Ал энеси Султанова Тургандан көрүп үйрөнгөн. Энеси 14 жашында турмушка чыгып, ошондон баштап келек оронгон. Уруусу - кызылбаш, анын ичинен - калдар. Бутунун учуну күзгүнү койуп өзү эле оронгон. Маалыматчы келек орогондуда өзүнүн айылдаштарына үйрөтүп жүрөт.

- элечектин кездемесин Кашгардан соодагерлер алып келген. Кызыл учу бар кездемени келекке алган, ал бир ором болгон. Аны жаш кыздарга ороп көчүргөн. Ал эми жашыл учун кемпирлер, аялдар орогон. Ал менен кой саап эчки саап жүргөн, келексиз эшикке эч ким чыккан эмес. Келекти кийип чыгып топоз да сааган. Кайната кайнагасынын астында от жагып оокат кылганда да келекти алган эмес. Аны алып таштаса жалаң баш болуп ырыску дөөлөт кетти деп айтышкан. Бизден ырыску дөөлөт кетти деп аны жаман көрүшкөн.

- кеп чачтын кооздуктарын шамалбак, тумарча, тээк, аягын купка дейт.

Кыз узатканда кошкон кошоктон:
Бул келегин кыя тартып орогон,
кымбатым энем асылым.
Жашып учтуу келегин жая тартып элеген
жальынсан эжем мундашым.

Жалпысынан Алай районунан келек ороо боюнча берилген маалыматтар окшош, бирок келекти ороо ыкмаларын билгендер өтө сейрек. Мисал келтире кетсек: Саматова Айымкан 1949-жылы туулган Сары-Могол айылынын тургуну келин болуп барганда 1967 – 68-жылдары айылдагы апалардан көрүп үйрөнгөн. Уметова Мээриниса 1949-жылы туулган. Ушул эле айылдын тургуну Элечек орогондуда үйрөнгөнүнө 3-4 жыл эле болгон, ал айылдагы Малабекова Нисакан ападан үйрөнгөн.

Ушундай эле түрдөгү элечектерди Тажикстандын Мургаб районундагы маалыматчылар көрсөтүп, айтып беришти.

Кыргызстандан сырткаркы аймактар

Бул аймакта негизинен келектин ороплуусу окшош, бир гана байбичелердин күнүмдүк жашодугу келеги бөлүктөрү менен айырмаланат, ороплуусу келингө оролгондой эле оролот.

Азыркы күнде ушундай эле оропуштагы (сорогой) келектерди дээрлик көпчүлүгү орой алышат.

Сорогой элечекти (келекти) көрсөтүп берген маалыматчылар:

Мейиз Казакбаева, 1938-жылы Тажикстан Республикасындағы Тоолу Бадахшан автономдуу областынын Мургаб районунда туулган. Уруусу - тейит, анын ичинен бааркыч;

Ороз Турдуколова, 1955-жылы Мургаб районунун Аличор айылында туулган.

Маалыматчыда 1913-жылы туулган Буса энесинен калган (ага өз кезегинде энеси калтырын) келектен толук топтому бар;

Бусана Сейдакматова, Мургаб районунун Жарбашы айылында туулган.

Азилия Байзакова, 1928-жылы Мургаб районунун Көөнөкоргон айылында туулган;

Ырысбубу Ашимова, 1954-жылы туулган. Мургаб району, Каракол айылы. Элечек орогондуда энесинен үйрөнгөн.

Келектен айырмаланган бизге кездешкен башкacha түрү жөнүндө төмөндө айтып беребиз. Бул элечек түштүк аймагы боюнча аныкталган элечектин бири.

9. Күкүн Назиева 1938-жылы туулган. Тажикстан Республикасы, Тоолуу Бадахшан автономдуу областынын Мургаб районундагы Каракол айылынын тургуну. Уруусу – чоңтайт, олжоке уругунан.

Орогондуда аласынан үйрөнгөн. Келин болуп көчкөндө да оронгон. Маалыматчы келин келек ороп көрсөтүп берди.

- «кемпир келек» деп койот, кештеси (саймасы) азыраак болот.
- келин болуп келгенде дурия жоолугун уч күн чечпейт, андан кийин дурия жоолукту алып келек менен жумуш кылыш жүре берген.

Маалыматчынын көрсөткөн элечеги Кыргызстандын түштүгүндө тараган (сорогой элечек) келектен оропшуу жагынан айырмаланат. Элечектин бул түрүн ушул эле айылдын тургуну 1956-жылы туулган Айзада Жоошибаева тастыктап кооздолушун көрсөтүп берди.

Исследование проекта «Элечек»

Исследование прошло в нижеперечисленных регионах Кыргызстана:

Ак-Суйском и Тюпском районах Иссык-Кульской области;

Ат-Башинском, Ак-Талинской, Жумгальском, Кочкорском районах Нарынской области, г. Нарыне;

г. Токмоке и Бишкеке Чуйской области;

Токтогульском районе Джалаал-Абадской области;

Алайском районе, г. Оше Ошской области.

Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан.

В опросе проекта «Элечек» участвовало 49 интервьюеров. В результате исследования выяснилось, что респонденты знают о 8 видах головного убора (3 – север, 2 – северо-запад, 3 – юг), и как их надевать. Опираясь на собранную информацию и исторические фотографии, исследователи реконструировали еще 5 видов элечека. Мы считаем, что эти данные должны быть подтверждены. Надеемся, что в следующей главе нашей книги будут показаны результаты этого исследования.

Информация об элечеках, используемых на юге, была собрана полностью, так как этот головной убор используется там до сих пор. К сожалению, в южном регионе людей, умеющих заворачивать традиционный элечек, осталось совсем мало, и это тоже выявило проведенное исследование. Полевые исследования, проведенные на севере страны, из-за неполных данных были дополнены путем сравнительного анализа и изучения исторических фотографий.

В результате стоит остановиться на некоторых.

По северному региону:

1. Шаршакан Мамбетова, 1933 г.р., уроженка с. Ак-Суу Иссык-Кульской области, в настоящее время проживающая в одноименном селе.

Впервые увидела процесс заворачивания элечека от старшей сестры отца Калыйчи, научилась этому искусству, помогая тёте. В то время Калыйче было около сорока лет (середина 1950-х годов), она принадлежала к племени бугу рода арык.

Со слов тёти, на побережье использовали 3 вида головного убора:

- каза элечек (произносится как «каз элечек») – главный элечек;
- токол элечек – элечек второй жены (токол), в исторических источниках есть сведения о полигамности кыргызов;
- жаш келиндердин кичине элечеги – художественно выполненный малый элечек для молодых замужних женщин.

Шаршакан Мамбетова показала, как правильно делаются два первых вида элечека из трех названных.

Самое ценное сведение респондентки:

- ткань, которая предназначена для сворачивания (оромдор) сначала складывается по доловой, затем края выравниваются, сворачиваются и укладываются в круговую. Эти приготовления делаются для удобства заворачивания элечека;
- сворачивать элечек начинают от края уха по ходу часовой стрелки;
- ткань для элечек готовили за день и клади на ночь под подушку, в качестве пресса;
- чтобы свернутая заготовка для элечека не сдвинулась, её прошивали иглой стежком вручную.

В народе говорили:

Каз элечек бүркөлүп,
алты токоч көтөрүп,
айылды көздөй жөнөшүп,
каткырыгы жер жарып,
катындын көөнү жазылат.

«Душа женщины раскрывается тогда,
когда покрывает голову каз элечеком,
Несет она шесть лепешек
в сторону села,
весело и задорно смеяясь...»

2. Бубуш Романова, 1933 г.р., уроженка с. Ак-Суу Иссык-Кульской области, в настоящее время проживающая в селе Жергез Ак-Суйского района.

Видела сворачивание элечека у своей матери Бактияровой Рапии. «Во время войны мне было лет 9-10, тогда элечеки носили редко. Раньше элечеки могли сворачивать один-два человека, не все могли это сделать. Моя мать очень хорошо сворачивала элечек, и её всегда приглашали для этого, я часто сопровождала маму».

Мать Бубуш Романовой Рапия из племени бугу, рода арык относится к – сейитказы. Б. Романова полностью показала один из видов головного убора - «байбиче элечек», особенность этого вида – задняя часть имела наклон вправо. Показанный экземпляр полностью совпадал с историческими фотографиями женщин племени бугу.

Ценные сведения:

- вдовы женщины носили элечек без наклона вправо/ современные элечеки, продающиеся на рынке, как раз вид головного убора для вдов, он опоясывался черной лентой и назывался «кара элечек» - черный элечек;
- для молодухи элечек обрамлялся красной тканью, по прошествии 2-3 лет старшие женщины говорили: «Прошла пора молодухи, кончился срок красной каймы»;
- для женщин среднего возраста элечек совсем не обрамлялся;
- ткань, закрывающую сзади волосы, называют «аркалык» - задник;
- кайма завязывается под наклоном элечека;
- часть, закрывающую подбородок, называют ещё «салагоймо», эта часть в виде платка;
- наклоненный или сшитый в одну сторону элечек называют «жыгаан» (наклонный);
- бүркенчөк - покрывало, которым молодуха закрывала лицо во время своего переезда в аул мужа;

3. Жумакан Бектенова, 1928 г.р., уроженка с. Ак-Булун Иссык-Кульской области. Вышла замуж за представителя племени кешки сарыке, сама дочь рода бапа, племени бугу. Научилась искусству сворачивания элечека от своей матери Жалдиевой Эркеган и свекрови Баялы кызы Батмакан. Мать из племени конурат, вышла замуж за сына племени бапа.

Свекровь из села Кытай в Джети-Огузе, племя неизвестно.

Родители вели кочевой образ жизни, связанный со скотоводством, и мать Жумакан обязательно носила элечек. Жумакан увидела, как сворачивают элечек примерно в 1940-1950 годах.

Ценное сведение:

- элечек сворачивается слева направо, в то же время из сворачиваемой ткани выводится -

ээк алмай (часть, закрывающая шею), которая затем скрепляется булавкой или сшивается иглой. Оставшуюся ткань продолжают сворачивать;

Респондентка отметила, что данный вид убора называется «келин элечек» - головной убор молодухи. Сворачивание отличается от других, и у него есть свои особенности.

4. Сонункан Байтемирова, 1944 г.р., уроженка с. Чырпакты Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. В настоящее время живет в г. Токмоке. Из племени саяк.

Видела, как сворачивают элечек у своей бабушки Отторбаевой Толкун 1893 г.р., приблизительно в 1951-1952 г.г., для бабушки элечек сворачивала её старшая сноха (жена старшего брата мужа).

Ценные сведения:

- после сворачивания элечека сверху головного убора кладется вата;
- отдельно выводится лобовая часть, которая называется «кattамасы»;
- верхнюю часть элечека называют «үстөк» (верх), верх сворачивают, не сдвигаясь с одного места;
- наклон всегда был вправо, в этом заключался такой смысл: что «пусть дело человека всегда будет правым»;
- женщины кочевого народа использовали шапочку под элечеком для утепления и не снимали её ночью, снимая элечек, женщины ходили в таких шапочках - топу;
- украшение из бус и бисера на лбу называли «шуру тартма»;
- чем больше было слоев у элечека, тем искуснее он считался. В старину всегда спрашивали, сколько раз был обернут элечек;
- «Чтобы элечек не испортил свой вид, перед хранением в него клали шерсть», – добавила респондент.

В результате опроса в северном регионе по Иссык-Кульской области Шаршакан Мамбетовой, Бубуш Рамановой, Сонункан Байтемировой выяснилась схожесть способов сворачивания элечека и небольшие различия в элементах разных видов головного убора.

Северо-западный регион

На северо - западе Кыргызстана элечек называют «илеки».

5. Гулай Татышова, 1931 г.р., уроженка с. Кара-Суу Таласского района Таласской области. Из рода кушчу – кайназар – байкиши. Вышла замуж за представителя кушчу-сейне.

Она видела, как элечек носила её бабушка Айымкан в 40-е годы прошлого столетия. Респондентка назвала 2 вида головного убора: "каз элечек" и "токол элечек".

Из ценных сведений Гулай Татышова рассказала:

- «Бабушка умерла в возрасте 88 лет, мне тогда было 10-11 лет. В старое время, когда народ кочевал, женщины обязательно надевали илеки. Когда караван приближался к другим селениям, старики говорили: «Кеч келе жатат (Кочевье идет)», встречая, угождали всех кумысом и айраном. Хорошей приметой считалось, если в посуду, в которой подавались напитки, клали браслеты, дарились платки. Из старины пришла к нам пословица: «Күр аякка бата журбайт» (Пустая чаша не дает благословения);
- раньше все ходили в илеки, носить платок считалось дурным тоном: «Тууган төө баштанип жоопук салынат, кир уйгө (Только окотившаяся верблюдица носит платок, зайди в дом!)». Это скорее негативная оценка ношения женщинами платка со стороны общества. (Авт);
- если ткань для элечека заканчивалась сзади, про таких говорили, «ниети жакшы» (хороший, добросовестный человек);

Респондентка показала, как сворачивают «токол элечек».

6. Кенжеш Дүйшебаева, 1937 г.р., родилась в с. Торкент, Токтогульского района, Жалал-Абадской области. Предки из Джумгала, Кулжыгач, из рода - курманкожо.

Видела элечек – илеки, который носила её мать Шайдылдаева Чыныгуль, приблизительно в 1943 г.. Мать Кенжеш всегда носила элечек и сама его сворачивала. «У меня есть фотография матери, мне тогда было лет 5. В 1945 г., когда мамы не стало, я видела элечек среди приготовленных к захоронению вещей».

Респондентка показала, как сворачивают головной убор.

В качестве ценных сведений:

- в старину перед тем, как свернуть элечек, приготовленную ткань специально прессовали, чтобы головной убор получился ровным при сворачивании;
- часть, закрывающая шею, ээк алмайы должна выводиться со стороны лица, тогда элечек не испортится, затем на нем вышивали узоры белыми нитками.
- Элечек не носили без «ээк алмайы», его еще называли «жайдак».
- богатые использовали платки из тканей с названиями «кызыл уч» - красный конец или «ыстампул».
- конец куйрукча (конец женского тюрбана, спускающийся на спину) бывает в форме треугольника, с поверием, что все благополучие будет копиться в этот угол;
- «У казахов называется «кыйме элечек». Моя бабушка носила кийме элечек, и говорила, что в нем легче заниматься домашними делами и доить.»
- повязку илеки называют «кыргак»;
- куйрукча, которая покрывает волосы, на спине имеет треугольную форму, в этом и отличие элечека страшего поколения от младшего.

Южный регион:

7. Сулуу Жумабаева родилась в 1924 г. В Западном Китае. Из – Мундузов - жоош - из племени иман жоош.

В 1942 г. Переехали в Кыргызстан, сейчас проживает в с. Чагыр, Мадыйского айыльного аймака, Кара-Суйского района, Ошской области.

Сворачивать элечек научилась от матери Чамашевой Бүүкаличи. Бүүкалича из рода - жоош. Для матери Сулуу головной убор сворачивали невестки и дочери. В 1937 г. в возрасте 13 лет респондентка вышла замуж и носила его до 1940 года. В то время только одна женщина могла сворачивать элечек. Бүүкалича скончалась приблизительно в 1925 г., её элечек хранился до 1965 года, затем был передан в музей.

Респондентка показала своеобразный вид элечека, который она носила в молодости в период проживания в Кашгаре.

Ценные сведения:

- раньше элечеки сворачивали из тканей сурп и дака.
- тогда все могли наматывать элечеки;

8. Нисакан Малабекова, 1936 г.р. Сейчас живет в селе Сары-Могол, Алайского района, Ошской области. Из чоң тейитов - айдике. В 1953 переехала из Таджикистана в Алайский район.

Она показала, как сворачивается свойственный Алайскому аймаку головной убор келек, или сорогой (торчащий) элечек. Она научилась этому от матери Султановой Турган. Её мать вышла замуж в 14 лет и с тех пор носила келек. Сама из племени кызылбаш, рода калдар. Она

сворачивала келек сама, ставя зеркало на носок ноги. Респондентка учит своих односельчан сворачивать этот головной убор.

- Ткани для элечека привозили кашгарские торговцы. Для келека брали ткань с красными концами, для одного оборота. Его носили молодые девушки. А ткань с зелеными концами использовали для женщин среднего возраста и пожилых. В келеке женщины занимались хозяйственными делами – доили коз, без него никто не выходил на улицу. В нём доили даже горных яков. Даже в присутствии свекра и деверя, разжигая огонь в очаге и готовя пищу, келек не снимали. Говорили, что если его убрать с головы, женщину покинут почет и уважение, благоденствие покинет дом. И к такому человеку относились негативно.
- Украшения для кеп такыя назывались - шамалбак, тумарча, тээк, купка.

Провожая девушку замуж, пели:

«Бул келегин къя тартып орогон,
кымбатым энем асылым.

Жашыл учтту келегин жая тартып элеген
жалаынсам эжем мундашым.»

«Этот келек с зелеными концами свернула для меня моя дорогая и любимая матушка

Хозяйка же келека с зелеными концами моя старшая сестрица...»

В целом сведения о способе сворачивания келека в Алайском районе схожи, но число обладающих этими знаниями невелико. Приведем некоторые примеры: жительница села Сары-Могол Саматова Айымкан 1949 года рождения научилась наматывать элечек от бабушек села, когда она вышла замуж примерно в 1967-1968 гг.

Жительница этого же села Уметеева Мээриниса 1949 года рождения, 3-4 года тому назад научилась наматывать элечек у Малабековой Нисакан.

О таком же способе сворачивания келека рассказали и показали респонденты Мургабского района Таджикистана.

Регионы за пределами Кыргызстана

В настоящее время таким способом сворачивания келека (сорогой) владеют многие. В основном способ сворачивания в этом регионе похож, только отличается повседневным головным убором у пожилых женщин, а сворачивается так же, как и у молодых.

Сегодня многие могут свернуть келек такого вида.

Респонденты, показавшие способ сворачивания сорогой элечека (келек):

Мейиз Казакбаева, 1938 г.р., Мургабский район Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. Племя - тейит, из рода бааркыч.

Ороз Турдукулова, 1955 г.р., родилась в с. Аличор Мургабского района.

У респондентки есть полный состав келеке, оставленный ей матерью Бусой 1913 г.р.

Бусана Сейдакматова, с. Жарбашы, Мургабского района.

Азилия Байзакова, 1928 г.р., с. Конокоргон Мургабского района.

Ырысбубу Ашимова, 1954 г.р., с. Каракол Мургабского района. Сворачивать элечек научилась у матери.

Об одном из отличительных видов головного убора келек, который нам показали, расскажем ниже. Этот элечек является одним из видов головных уборов по Южному региону.

9. Куken Назиева, 1938 г.р., жительница с. Каракол Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Племя – чоңтейит, из рода - олжоке.

Сворачивать научилась у матери. Будучи молодухой, она также носила элечек. Респондентка показала, как сворачивается «келин келек» - головной убор молодухи.

- «кемпир келек» - элечек для пожилых женщин, у него очень мало вышивки.
- первые три дня замужества платок невестки не снимался, затем его снимали и надевали на голову молодой женщины келек.

Способ сворачивания головного убора отличается от вида сорогой элечек. Этот же вид элечека продемонстрировала жительница этого же села Айзада Жоошибаева 1956 г.р. и показала, как его украшают.

Долбоордун алкагында жүргүзүлгөн талаа изилдөөлөрдөн кездешкен маанилүү маалыматтар

Осмоналиева Айгул Нарын областы 8-март айылында 1956-жылы туулган чон уруусу сарыбагыш - жетиген уруусунан болот.

1986-жылы Нарындын Жылан Арый айылынан Шамыкеева Ажар ападан атайын барып жынымы бар элечекти, каз элечекти ўйронаут келген. Ажар апанын уруусу чертки.

Маалыматтын айттында элечек каттамынын санына жараша бөлүнөт:

- 27 кат токол элечек деп аталац;
- 40 каттамдан турган элечек каз элечек деп аталац;
- мурдагы убакта ыстампул деген кездемеден орошкон;
- элечектин оромун улам ороп эки жагы бирдей бычак сыртындай көтерүп туруш керек;
- элечектин төбөсүнүн бийиктиги ошол адамдын жашоо шартын көргөзүп турган;
- баш кийимди негизинен секичектин артына коюшкан. Кызды турмушка берип жатканда шыр жана жакшы оролсо, жашоосу жакшы болот деп эсептешкен. Аны орогондо жакшы тилек айтышкан. Барган жери жакшы, текстү болсо элечектин орому тикирейип тик турган.
- чон элечектин кыры төрт эли чыгып турган. Мурда эки аялы болгондордун жыгымдарын бир аялын элечегин онго, экинчиисиникен солго жыгын коюшкан;
- такыянын алдынан жоолук салыш керек анткени такыя менен орогондо кайра чечип кийгендө батпай калат ошондуктан баштын өлчөмүн жоолук менен алыш керек. Кеп такыя негизинен элечектин алдынан кийилип элечектин кир болуусунан сактайды;
- эри өлгөн аялдын ээк алмайы менен куйрукчасын алып таштаган. Кыргагына кара тартма тартышкан же кара жоолук жабышкан;
- элечектин оромун ондон солго кара артынан оролуп башталат.

Элечекти ўйдун ичинде чечип кеп такыясы менен жумуш жасал жүре берген. Элечекти мурда шөкүлө кийип келип анан оротушкан, төркүнү ороп берген.

Мусабекова Төлөн 1923-жылы туулган. Нарын областы Ак-Талаа району, Ак-Кыя айылы. Уруусу саяк анын ичинен кедей.

Элечектин салттуу ыкмада оролгонун билет. Ал каз элечек атальышындағысын ороп көрсөтүп берди.

- элечектин алдына кеп такыя кийчү ал топудай эле болот эки жагында кулакчасы болот артында куйрукчасы менен тигилет. Алдында ээк алмайын тагышат. Анан кеп такыясынын сыртынан элечегин орошот;
- анын кездемесин ар кандай нерселерге колдонула берген. Менин апамдын элечегин атам өлгөндө тайпын кылган кепин деген сез. Илгери элечекчен аял төө жетелеп көч баштаган. Элечек орогонду аталаш эжеси Түгөлева Калыйчадан ўйрөнгөн, болжолдуу жылдар 1958-60-ж.ж.

Эжеси күзгүну мандайына кооп алып өзү эле орогон. Аш-тойлордо кийип жүрчү, башкалар-га да аш-тойлордо ороп берип калчу. Эжеси өзүнөн 10-15 жашка улуу болгон.

Мусабекова Төлөндүн орогон элечегинин жыгымы сол тарапка жыгылып, белинен кездемеден даярдалган кыргак бекитилет. Кыргакты ар кандай кооздуктар менен кооздоп тагып алса абдан көркүтүү көрүнөт деп айтты.

Бердибаева Сабырбубу 1947-жылы туулган. Нарын областы Кочкор району.

Элечек орогонду 1958-жылдары чон энеси Абдырахман кызы Канышайдан көргөн анда Сабырбубу 13 жашта болгон. Чон энесинин уруусу сарыбагыш, анын ичинде бай. Чон энеси элечекти күзгүну мандайына кооп өзүнө өзү орогон. Чон энесинин элечек орогонун эстеп маалыматчы элечекти К. И. Антипинаны изилдөөсүндө көрсөтүп берген.

Молдоева Бурулкан Ысык-Көл обласы, Түп району.

- каралуу аялдын кыргагын кара кездемеден тартышат аны каралуу аял деп коюшкан; - жесир элечек деген да болгон. Эз алмайы болбайт элечегинин асты ачык болот.

Исакова Айгүл Ысык-Көл обласы Тоң району Кара-Коо айылында 1955 жылы туулган.

Ал 1976-жылы 80 жаштагы чоң энесинен элечек орогоңду үрөнгөн. Элечектин салттуу ыкмада оролгон түрлөрүн билет. «Келин элечек», «Жесир элечек», «Каз элечек», «Токол элечек».

Мурда топучалар териден, төөнүн терисинен да болгон. Мындай маалыматты өзүнүн чоң энесинен уккан:

- чоң энеси байдын кызы болуп жоопук салынгандарды чүпүрөк баш деп айтчу экен;
- толук оролуп бүткөн элечектин бүркөнчөгүнүн үстүн уч бурчук кылып кайрып анын астынан кол салгыдай кылат. Ал жерге күзгү, тарак, уласын, эндигин салып жүрөт;
- кездемени мурдагы убакта Анжияндын базарынан мал айдал барып сатып келишкен экен.

Калыкова Ракыя Ысык-Көл областынын, Жети-огуз районуна караштуу Саруу айылында 1936-жылы туулган.

Элечектин оролшуу жөнүндө энеси Конуратова Саакы 1953-жылдары айтып берген анда Ракыя апа 16-18 жаштарда болгон. Энесинин уруусу - саруу. Энеси абдан иштүү болгон кийим кече тикчүү. Энесинин айттуусу боюнча элечекти жука малма /мальмал/ же батисттен орочу.

Ал знесинин айтканын эстеп 1чи жолу ыр-кесеге өзүнө ороп көргөн, болжолдуу 1980-жылдар. Бизге салттуу ыкмада көпин элечекти ороп берди.

Эрменбаева Зуура 1927-жылы туулган. Жалал-Абад обласы, Токтогул району, Саргата айылы. Уруусу – сокчу.

- илекини төркүнү кийгизет. Такыячан деп күйөөгө чыга элек кыздарды айткан, элечекчен деп күйөөгө чыккан кыздарды айткан.

Карганова Буажар 1951-жылы туулган Ош обласы Ноокат району.

Уруусу: күшчү, кичи уруусу кожо.

- мурдагы убакта атайын элечек орогоңду алып келип оротушкан. Казанбак деп айтышкан. Чоң болуп турбайбы ошол учун казанбак же каз элечек деп айтышкан;
- эз алмайы эки кыргак оролгондон кийин ошол кездемеден алынып кетет туташ болот.

Элечек орогоңду Исматова Каныш знесинен көргөн, ошондо Буажар апа 5-6 жашта болгон. Каныш знеси элечекти өзү эле оронуп алчу. Каныш знесинин уруусу күшчү.

Маалыматчы көрсөтүп берген элечектин эз алмайын элечек оролуп жаткан кездемеден эле чыгарып кетет, негизги айырмачылыгы ушунда.

Анын айтмында кыз турмушка чыккандан тартып элечек кийген. Аны улуу курактагы белгилүү, кадыр барктуу байбиче орогон.

Карашева Калия 1946-жылы туулган. Нарын обласы Кочкор району Орток айылы. Азыркы учурда Ош шаарында жашайт.

Маалыматчынын чоң знеси Быржыбаева Маржеке 1898-жылы төрөлгөн: 1917-жылы октябрь революциясынан кийин Кочкор районунун Орток айылына райондон киши келип чогулуш жасаган аялдардын баардыгын чогулуп башынdagы элечегин алып ошол элечектин кездемесинен төрт чарчы жоопук кылып салып жөнөтүшкөн. Ошондо аялдардын баардыгы кулжуюп кантип жүрөбүз деп ыйлап келишкен. Ошол элечекти чогулуптун экинчи элечек кийбей жоопук салынып жүргүлө деп башкарма айткан экен.

- ошол учурдан калган ыстампулдуун кесиндиси бар эле. Ал абдан жука женил аппак болгон;

Кыргызстандан сырткары аймактар

Казакбаева Мейиз 1938-жылы туулган. Мургаб району Тоопу-Бадахшан обласы, Тажикстан.

Уруусу: чон уруусу тейит анын ичинен бааркы.

Маалыматчынын колунда 18 кылымга таандык чон энесинен калган чач кеби, дурия жоолугу, бет жапкычы, чач учтугу бар. Бул буюмдарды ата-энеси келек баш кийими менен кошуп кийгизип, кызын турмушка узаткан. Мурда езу да келек кийип келген. Азыркы күндө да кыздарын турмушка берип жатканда ата-бабалардын салтын колдонушат.

Алгач кыздын башына келекти башы бутун (бир никеде, көп балалуу) байбичеге оротушкан. Баш кийимди эки киши орогон бири маңдай жагын чалып турган; экинчиси арткы куйрукчасын кармап көздеменин бир учун андан алып өткөрө берген. Оролуп болгондан кийин төбесүн кызыл сымза менен байлайт. Сыртынан дурия жоолугу артынан алдын көздөй жабылат. Маңдайына торчолонуп жасалган бет жапкыч тартылат. Келин бара турган жерине жузун көрсөтпей барышы салт болгон. Кызды узатууда анын атасы чон жооплук менен белин бууп, белинц бек болсун деп айтып ошоп жооплукка эки тоголок тандырда жасалган нан бекитип берген. Бул алардын айттымында барчылыкты, жакшы жердин кызы экендигин билгизип турган. Кийип кеткен чач кеби кайрадан кыз тарапка кайрылып берилген. Себеби ал кеп чач кайрадан эле кийинки сиңдилерине да колдонулган. Мындай буюмдар ушул күндө да аялдык сыйык бөюнча берилип келет.

Ашимова Ырысбуу. Мургаб району Тоопу Бадахшан автономдуу обласы
Төрөгөндө, азалуу болгондо гана келегин алып койгон калган учурларда ар дайым кийилген.

Из важной информации, полученной в ходе полевых исследований, проведенных в рамках проекта

Осмоналиева Айгул родилась в селе 8 Марта Нарынской области в 1956 году. Она из племени жетиген рода сарыбагыш.

В 1986 году она специально научилась наматывать элечеки с загнутой частью «жыгым» и каз элечек у Шамыкеевой Ажар из племени Чертки.

Со слов Айгул Осмоналиевой: «Виды элечека делятся по количеству слоёв: 27-слойный элечек называется «токол элечек», 40-слойный называется каз элечек. Раньше элечек наматывали из так называемой ткани «қыстампул». Между каждым слоем элечека должно быть одинаковое и маленькое расстояние, равное неострому краю ножа. Высота элечека показывала материальное состояние носящего его человека. Головной убор хранили на подвесной полке из материи «секичек». Если элечек для девушки, выходящей замуж, наматывался быстро и без сложностей, считалось, что ее дальнейшая жизнь будет такой же хорошей. Элечек наматывали с пожеланиями благополучной жизни. По поверьям, если элечек получался высоким и крепким, то семья, куда выходила замуж девушка, являлась знатной и благополучной. Края большого элечека выступали на четыре пальца. Раньше, если было две жены одного человека, то одной загибали «жыгым» вправо, второй влево. При наматывании под шапочку «такыя» необходимо надеть платок, чтобы размер головы был на раз больше и в последующей носке элечек стал по размеру, так как при снятии намотанного элечека он становится чуть меньше. Шапочка «кеп такыя» носится под элечеком и служит для сохранения чистоты элечека. При смерти мужа с женщины снимали «ээз алмай», часть элечека, прикрывающую подбородок, и «күйрукча», полоску, спускающуюся на спину. Накрывали элечек черным платком или завязывали черную ленту вокруг элечека. Элечек наматывали справа налево, начиная сзади. Дома женщина могла заниматься делами в одной шапочке «кеп такыя», сняв элечек. В старину невеста приходила в дом мужа в свадебном головном уборе «шәқүлө», и женщины с ее стороны наматывали ей элечек».

Мусабекова Төлөн родилась в 1923 году в селе Ак-Кыя Ак-Талинского района Нарынской области.

Из племени кедей рода саяк. Умеет наматывать элечек. Она показала процесс наматывания элечека под названием «каз элечек». И рассказала: «Под элечек надевают шапочку с привитыми к ней ушками и с хвостиком сзади. Спереди пришивают деталь элечека, закрывающую подбородок, «ээз алмай». И потом поверх шапочки кеп такыя заворачивают элечек. Ткань элечека используют в различных целях. Когда умер мой отец, элечек матери использовали как саван для него. Раньше кочевку начинала женщина в элечеке, водя за собой верблюда». Төлөн Мусабекова научилась наматывать элечек у сестры Калыйчи Туголовой приблизительно в 1958-1960 гг. Ее сестра сама себе наматывала элечек, поставив перед собой зеркало. Носила элечек на празднования и поминки и для других наматывала. Сестра была старше нее на 15-20 лет. У элечека, намотанного Толонду Мусабековой, жыгым (загнутый конец) был спущен на левую сторону. В середину завязывается «қыргак» – повязка из ткани. Также она пояснила, что қыргак украшали разными украшениями.

Бердибаева Сабырбубу в 1947 году родилась в Кочкорском районе Нарынской области.

В 1958 году, когда ей было 13 лет, научилась наматывать элечек у своей бабушки Абдырахман кызы Канышай. Бабушка ее происходит из племени Бай рода Сарыбагыш. Она наматывала себе элечек, поставив перед собой зеркало. Бердибаева Сабырбубу, вспоминая, как наматывала ее бабушка, показала процесс наматывания (в исследовании К. И. Антипиной).

Молдоева Бурулкан, Тюпский район Иссык-Кульской области.

По ее словам: «На элечек женщины в трауре натягивали «кыргак», полоску ткани черного цвета. Был еще «жесир» – вдовий элечек. У такого элечека не было «ээк алмай» и спереди было открыто.

Исакова Айгул в 1955 году родилась в селе Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области.

Она в 1976 году научилась наматыванию элечека у восьмидесятилетней бабушки. Обладает традиционными методами наматывания элечеков: «келин элечек», «жесир элечек», «каз элечек», «токол элечек». Она слышала от своей бабушки, что раньше шапочки под элечеком изготавливались из кожи и шкуры верблюда. Ее бабушка была из богатой семьи и называла женщины в платке «тканеголовая» - «чүпүрек баш». Поверх намотанного элечека завязывали платок «буркөнчөк» и под него могли класть зеркало, расческу, пудру и помаду. Раньше на базар Андижана загоняли скот на продажу и привозили оттуда ткань.

Калыкова Rakыя родилась в 1936 году в селе Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Будучив возрасте шестнадцати-восемнадцатилетона слышала от матери Саакы Конуратовой из племени саруу 1953 года рождения о наматывании элечека. Ее мать была мастерницей-шила одежду. По ее словам, элечек наматывали из тонких тканей мальмаль или батист. Вспоминая услышанное от матери, она впервые намотала себе элечек на местное мероприятие приблизительно в 1980-е годы. Для проекта Rakыя Калыкова намотала традиционный элечек для молодой женщины «келин элечек».

Эрменбаева Зуура родилась в 1927 году в селе Саргата Токтогульского района Джадал-Абадской области.

Из племени сокчу. По ее рассказам, в том регионе элечек называют «илеки». При замужестве невесте наматывают элечек ее родственники. Незамужних девушек называли «такыячан», что означает носящая шапочку такыя, а замужних называли «элечекчен» – носящая элечек.

Карганова Буажар родилась в 1951 году в Ноокатском районе Ошской области.

Из племени кожо рода күшчү. Она рассказала: «Раньше для наматывания элечека приглашали женщину, умеющую это делать. Из-за большого объема элечек называли «казанбак» или «каз». При наматывании элечека его ээк алмай выполняется не из отдельного куска ткани, намотав первые два слоя, выводят ээк алмай из этой же ткани и дальше продолжают наматывать слои. Элечек носили с начала замужней жизни». В пять или шесть лет она видела наматывание элечека у своей матери Исматовой Каныш из племени күшчү. Отличительной чертой данного элечека является техника выполнения ээк алмай.

Карашева Калия родилась в 1946 году в селе Орток Кочкорского района Нарынской области. В настоящее время проживает в городе Оше.

Бабушка Калия Карашевой Быржыбаева Маржеке родилась в 1898 году. После Октябрьской революции 1917 года на собрании жителей села Орток прибывшие из района люди принудительно сняли с женщин элечеки, разрезали на платки и завязали их всем на головы. Тогда все женщины вернулись с собрания со слезами из-за того, что районный управляющий приказал, чтобы впредь все женщины носили платки. У нее с тех времен остался кусок ткани «ыстампул», из которой наматывали элечек, по ее словам, ткань была очень тонкой и легкой.

Регионы за пределами Кыргызстана

Казакбаева Мейиз родилась в 1938 году в Мургабском районе Горно-Бадахшанской области Таджикистана.

Из племени бааркы рода тейит. У Казакбаевой Мейиз хранятся вещи ее бабушки, принадлежащие к 18 веку: накосные украшения чач кеп и чач учтук, платок дурдия, платок, укрывающий лицо. Ее родители проводили замуж свою dochь, одев ее в эти вещи с головным убором келек (юж. элечек). Мейиз тоже выходила замуж в келеке. И по сей день они выдают замуж дочерей, сохраняя традиции предков.

Впервые на голову невесте наматывала элечек женщина, состоящая в браке и имеющая много детей. Головной убор наматывали две женщины: одна спереди наматывала келек, а другая сзади придерживала хвостик головного убора и пропускала через нее ткань. После на макушку завязывали красную полосу ткани. Поверх покрывался платок дурдия задним углом вперед. По обычаю невеста должна была прийти в дом мужа, не показывая лица. Провожая dochь замуж, отец обвязывал большим платком ей пояс с наставлением, чтобы она была терпеливой, и клал в этот платок 2 лепешки. По их словам, это означало, что девушка из благосостоятельной семьи. Надев на свадьбу чач кеп, невеста возвращала его обратно родителям, потому что и ее сестры надевали его при замужестве. Эти вещи по сей день передаются как наследство по женской линии.

Ашимова Ырысбубу. Мургабский район Горно-Бадахшанской области Таджикистана.

Только при родах и трауре женщина снимала головной убор, в остальное время она всегда была в нем.



Салттуу билимди алып жүрүүчүлү Шаршакан Мамбетова жана Гулай Татышева менен долбоордун иш тобу.
Рабочая группа проекта с носителями традиционных знаний Шаршакан Мамбетовой и Гулай Татышевой.



Салттуу билимди алып жүрүүчү Шаршакан Мамбетова менен.
С носителем традиционных знаний Шаршакан Мамбетовой.



Төлөн Мусабекова (ондо) синдилемен менен.
Төлөн Мусабекова (справа) со своими сестрами.



Сонункан Байтемирова менен долбоордун иш тобу.
Рабочая группа проекта с Сонункан Байтемировой.



Бүбүш Романова (ондо).
Бүбүш Романова (справа).



Жумакан Бектенова менен долбоордун иш тобу.
Рабочая группа проекта с Жумакан Бектеновой.



Кенжеш Дүйшөбаева (ортодо) менен.
С Кенжеш Дүйшобаевой (в середине).



Зуура Эрменбаева (ондо) менен.
С Зуурой Эрменбаевой (справа).



Сулуу Жүмабаева менен.

С Сулуу Жумабаевой.



Нисакан Малабекова.

Нисакан Малабекова.



Тумарбұбу Тагаева сактап жүргөн кеп тақыя топтому менен.
Тумарбұбу Тагаева со своей коллекцией кеп тақыя.



Кеп такыянын мандаікы бөлүгүнүн кооздолушу.

Украшение передней части кеп такыя.



Дүрия жоопуктун чачысы.

Кисти платка дурия.



Мейиз Казакбаева таберигин тапшырчу небереси менен.

Мейиз Казакбаева с внучкой – наследницей ее украшений.




Кеп тақыянын жалпы көрүнүшү.
Общий вид кеп тақыя.



Дүрия жоолук.
Платок дурия.



Кеп такыядагы маржан шурулар.
Коралловые бусы на кеп такыя.



Кеп такыянын кооздолгон жаак бөлүгү.
Украшенная боковая часть кеп такыя.



Дүрия жоолуктун чачысы.
Кисточки платка дурия.



Ороз Турдукулова сактап жүргөн кеп тақыясы менен.
Ороз Турдукулова с кеп тақыя, которую она хранит.



Кеп тақыянын арты бөлүгү.
Задняя часть кеп такыя.



Бет чүмбөт.
Женское покрывало на лицо.




Сары-Могол айылымдагы салттуу билимди алып жүрүүчүлөр менен.
С носителями традиционных знаний села Сары-Могол Алайского района.



Мургабдагы салттуу билимди алып жүрүүчүлөр.
Носители традиционных знаний из Мургаба.



«Чач чутук.»
Накосное украшение «чач чутук».



Кеп такыянын жаак бөлгү.
Боковая часть кеп такыя.



Дүрия жоопулук.
Платок дурия.



Куйрукчаның саймасы.
Вышивка на заднем конце кеп такыя.

«Кийиз дүйнө» фестивалындагы әлчекчен энелер.

Женщины в элечеках на фестивале «Кийиз Дүйнө»





«Кийиз дүйнө» фестивалы 2012- жана 2013-жылдары Ысык-Көл областынын Тоң районунун Кызыл-Туу айылында өткөн. Нукура элечектер азыркы заманда биринчи жолу массалык турдө «Кийиз дүйнө» фестивалында кийилди.

Фестиваль «Кийиз дүйнө» проходил в 2012-2013 годах в селе Кызыл-Туу Тонского района Иссык-Кульской области. Впервые в нынешнее время массовое ношение традиционного элечека было на фестивале «Кийиз дүйнө».



«Элчек» долбоору «Кийиз Дүйнө» долбоорунун кошумча
долбоору болуп эсептeliнет.

Проект «Элчек» является дополнительным проектом
проекта «Кийиз дүйнө»





















Элчекчен аялдар.
Женщины в элечеках.

ЭЛЕЧЕК

долбоору





Түндүк аймагынын элечеги. Күмүш кыргак.
Элечек Северного региона. Кыргак, украшенный серебром.




Түндүк аймагынын элечеги. Күмүш кыргак.
Элечек Северного региона. Кыргак, украшенный серебром.



Тұндық аймагының элчеги. Күмүш жана мончок менен кооздолғон қырғак.
Элчек Северного региона. Қырғак, украшенный серебром и бисером.



Түндүк аймагынын элчеги.
Элчек Северного региона.




Түндүк аймагынын элчеги. Ысык-Көл өрөөнү. Төөнөгүч. «Сейкө желбирөөч..»
Элчек Северного региона. Иссык-Кульская долина. Булавка.
Височное украшение «Сейкө желбирөөч».



Түндүк аймагынын элчеги. Ысык-Көл өрөөнү. Төөнөгүч. «Сөйкө желбирөөч.»
Элчек Северного региона. Иссык-Кульская долина. Булавка.
Височное украшение «Сөйкө желбирөөч».



Түндүк аймагынын элчектерин кийген аялдар.
Группа женщин в северных элчеках.




Түндүк аймагынын элчеги. Мончок бастырылган кыргак.
Элчек Северного региона. Кыргык, вышитый бисером.



Түндүк аймагынын элечеги. Сайма кыргак.
Элечек Северного региона. Кыргак с вышивкой.



Каз элчек. Түндүк аймак. Күмүш кыргак.
Каз элчек. Северный регион. Серебряный кыргак.



Келин элечек. Түндүк аймак.
Келин элечек. Северный регион.



Тундук аймагынын элечеги. Сайма кыргак.
Элечек Северного региона. Кыргак с вышивкой.



Илеки. Түндүк-батыш аймагы.

Илеки. Северо-западный регион.



Илеки. Тұндық-батыш аймагы.
Илеки. Северо-западный регион.



Илеки. Түндүк-батыш аймагы.
Илеки. Северо-западный регион.



Илеки. Түндүк-батыш аймагы. Кетмен-Төбө.
Илеки. Северо-западный регион. Кетмен-Төбө.




Келек. Түштүк аймак. Кашкар.
Келек. Южный регион. Кашкар.



Келек. Түштүк аймак. Кашкар.
Келек. Южный регион. Кашкар.




Келек (сорогой элечек). Түштүк аймак.
Келек (торчащий элечек). Южный регион.




Келек (сорогой элечек). Түштүк аймак.
Келек (торчащий элечек). Южный регион.



Келек. Памир.
Келек. Памир.



Келек. Памир.
Келек. Памир.



Жупуну элечек. Тундук аймак. Реконструкция.
Простой элечек. Северный регион. Реконструкция.



Түндүк-батыш аймагынын элечеги. Талас. Реконструкция.
Элечек Северо-западного региона. Талас. Реконструкция.



Тундук-батыш аймагынын элечеги. Реконструкция.
Элчек Северо-западного региона. Реконструкция.



Түндүк-батыш аймагынын элечеги. Реконструкция.
Элчек Северо-западного региона. Реконструкция.



Түндүк-батыш аймагынын элчеги. Талас. Реконструкция.
Элчек Северо-западного региона. Талас. Реконструкция.



Түндүк-батыш аймагынын элечеги. Талас. Реконструкция.
Элечек Северо-западного региона. Талас. Реконструкция.



Түштүк аймагынын элчеги. Алай. Реконструкция.
Элчек Южного региона. Алай. Реконструкция.



Түштүк аймагынын элечеги. Алай. Реконструкция.
Элечек Южного региона. Алай. Реконструкция.





